



Жалпы орто билим берүүчү мектептердин  
1-классы үчүн окуу китеби

Жаңы басылым

Өзбекстан Республикасынын Элгө билим  
берүү министрлиги тарабынан сунушталган

ТАШКЕНТ – 2021

УЎК 17(075.3)  
КБК 81.2(5Кир)я72  
О 59

*Түзүчүлөр:*

А. Тойчубаева, А. Юнусалиева, А. Зулпихорова,  
Г. Элтуйдиева, М. Куганова

*Пикир жазгандар:*

**М. Темирова** – Андижан мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты багытынын доценти, филология илимдери боюнча Философия доктору (PhD);

**М. Сулайманова** – Андижан мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты багытынын улук окутуучусу.

Эне тили жана окуу сабаттуулугу, 1-класс [Текст]: окуу китеbi (2-бөлүм) / А. Тойчубаева [жана башк.]. – Ташкент: Республикалык билим берүү борбору, 2021. – 104 б.

ISBN 978-9943-7522-5-2

## ШАРТТУУ БЕЛГИЛЕР



– Окуп түшүнүү



– Макал



– Угуп түшүнүү



– Эреже



– Суроолорго жооп бер



– Оюн



– Сүрөт менен иштөө

*Республикалык максаттуу китеп фонду  
каражаттары эсебинен басылды*

*Оригинал макеттин дизайн концепциясы  
Республикалык билим берүү борбору тарабынан иштелген*

ISBN 978-9943-7522-5-2

© Республикалык билим берүү борбору, 2021

## МАЗМУНУ

### **IV БӨЛҮМ. ИСКУССТВО ЖАНА МАДАНИЯТ**

65-сабак. Ақылдуу бала I.....	5
66-сабак. Ақылдуу бала II.....	6
67-сабак. Элчи.....	7
68-сабак. Маймыл, жылан жана коён.....	8
69-сабак. Үч мый-мый.....	10
70-сабак. Кирпинин ыры.....	11
71-сабак. Мактанчаақ коён I.....	12
72-сабак. Мактанчаақ коён II.....	13
73-сабак. Китең – менин жан досум.....	15
74-сабак. Китеңти сүй.....	16
75-сабак. Окуу менен билим жөнүндө.....	18
76-сабак. Мен жактырган китең.....	19
77-сабак. Китең.....	20
78-сабак. Китең кимдики?.....	22
79-сабак. Ақылдың баасы I.....	23
80-сабак. Ақылдың баасы II.....	25
81-сабак. Конок күтүү.....	26
82-сабак. Меймандостук.....	27
83-сабак. Нан – ыйык.....	30
84-сабак. Өзүң ойлоп талдачы.....	32
85-сабак. Билиминди сынап көр.....	33

### **V БӨЛҮМ. ДИЛ БЕРМЕТИ – ТИЛ**

86-сабак. Эне тилим – ырысым!.....	34
87-сабак. Эне тилим.....	36
88-сабак. Сен эне тилинди билесиңби?.....	37
89-сабак. Тайталаш.....	38
90-сабак. Келгиле, жомок айталы.....	39
91-сабак. Айлардың аталышы.....	41
92-сабак. Кыргыз тили.....	42
93-сабак. Манас I.....	43
94-сабак. Манас II.....	45

95-сабак. Эл ичи – өнөр кенчи.....	46
96-сабак. Тамга кошсок же кемитсек.....	48
97-сабак. Балчы.....	49
98-сабак. Бир тамгадан өзгөртсөк.....	50
99-сабак. Учкул сөздөр.....	99
100-сабак. Жардам.....	53
101-сабак. Макал деген эмне?.....	55
102-сабак. Бөлүм боюнча кайталоо.....	57

## VI БӨЛҮМ. ИЛИМ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯ

103-сабак. Билим – түгөнгүс байлық.....	58
104-сабак. Нан кайдан келет?.....	60
105-сабак. Таңқы нур.....	62
106-сабак. Окуу менен билим жөнүндө.....	63
107-сабак. Космонавт болгум келет.....	65
108-сабак. Космонавт.....	66
109-сабак. Компьютер жөнүндө билесиңби?.....	67
110-сабак. Компьютер.....	69
111-сабак. Интернет деген эмне?.....	71
112-сабак. Интернет.....	73
113-сабак. Менин досторум.....	74
114-сабак. «Робот» деген эмне?.....	76
115-сабак. Мультфильм.....	78
116-сабак 1-июнь – Балдарды коргоо күнү.....	80
117-сабак. Кимдин уулу болду экен?.....	82
118-сабак. Тап-тап табышмак.....	83
119-сабак. Электрдин кубаты.....	84
120-сабак. Оюбуз да, боюбуз да тез өссүн!.....	87
121-сабак. Билиминди сынап көр.....	88
<b>VII БӨЛҮМ. ЖЫЛДЫК КАЙТАЛОО</b> .....	89

65-  
сабакIV БӨЛҮМ. ИСКУССТВО ЖАНА МАДАНИЯТ  
АҚЫЛДУУ БАЛА

## Кыргыз эл жомогу

I

Илгери бир атагы чыккан ууру болгон э肯. Анын жалгыз уулу бар эле. Ал чоңойгондо баласын чакырып алып:

– Балам, мени сыйласаң, ууру бол, мындан бөлөк жакшы кесип жок, – деди.

– Ата, эгер мени адам кылам десен, уурулук кесипти үйрөтпө, андан көрө, адап эмгек кылайын, – дейт баласы.

Ууру атасы буга аябай ачууланды:

– Атанын жолун жолдобойт деген эмнө? ...Атанын тилин албайт имиш!...Менин сөзүм эки эмес, айтканымдан кайтпаймын. Бүгүн түнү төмөнкү айылдагы Жоошибайдын кызыл өгүзүн уурдал кел.



## Суроолорго жооп бер

1. Атасы баласына кандай кеңеш айтты?
2. Атасы эмнө үчүн ачууланды?
3. Атасынын айтканына бала макул болот деп ойлойсунбу?
4. Жомокту сахналаштыргыла.

66-  
сабак

## АҚЫЛДУУ БАЛА

II

Уурдабасаң, көзүмө көрүнбөй ошондон ары жогол!

Бала макул деп үйдөн чыгып, кызыл өгүздү эгинге деп сүйлөшүп, алып келди. Аны атасына айткан жок. «Балам өгүздү уурдап келди» – деп атасы кубанды.–Ата, бул этти жегенден мурун таразага түшөлү, эт бүткөндө кимибиз канча семирет экенбиз, көрөлү, – деди.

Экөө таразага түштү.

Этти жеп бүтүштү. Кайрадан таразага түшүштү. Атасы мурункудан эки кадак арыктап калыптыр. Ал эми баласы болсо, беш-алты кадак семирип калган. Ошондо баласы:

– Сиз эт жеп жатканда, уурулугум ачылып калбагай эле деп коркуп жепсиз. А мен өгүздү сатып келгем, ошондуктан корккон жокмун, жегеним аш болду. Ар ким өз эмгеги менен гана семире алат, – деди.

Ошондо атасы баласына:

– Уурулук эң жаман иш турбайбы, сен бул бузук жолго түшпөй, түзүк жолго түшкөнүң жакшы болуптур, – деп баласына алкыш айтты.



## Суроолорго жооп бер

1. Атасы баланы кандай ишке жумшады?
2. Бала Жоошибайдын өгүзүн кантап алып келди?
3. Атасы эмне үчүн арыктап кетти?
4. Уурулук да кесиппи?



й, л, м, н, ң, р, х, ц, ч, щ булар түгөйсүз үнсүздөр.

Сүрөттөрдүн атын ата. Сөздөрдөн түгөйсүз үнсүздөрдү тап.



67-  
сабак

ЭЛЧИ

Көрө билип алысты,  
 Коргоп әлдик намысты.  
 Элчи болуп барсам дейм,  
 Өлкөлөргө алыскы.

Эл ишенчин актасам,  
 Эл достугун сактасам.  
 Дүйнөдөгү эң бир чон,  
 Өлкөлөргө каттасам.

Абзий Кыдыров



## Суроолорго жооп бер

- Досун ким болууну каалайт экен?
- Элчилер кандай жумуш аткарат?
- Сен келечекте ким болосун?
- Үрдү жаттап ал.

Төмөнкү тамгалардан түгөйсүз үнсүздөр менен башталган сөз кура.

р (а, т, е, к, о, б,)	н (а, р, з, ү, г, л, ы, н)	л (е, т, а, м, е, н, ы, ж, п)
робот	нан	лента
ч (ы, н, к, а, й, е)	м (ы, к, ш, а, и, н)	х (р, о, в, а, н, и, л,)
чай	мык	хор

68-  
сабак

## МАЙМЫЛ, ЖЫЛАН ЖАНА КОЁН

Илгери, илгери жаныбарлар да кишилердей эле сүйлөшкөн убакта бир маймыл жашаптыр. Бир күн тамак таап, өзөк жалгаганга бирдеме издең чыгат. Дөбөгө чыгып, ташты оодарып, алдынан толгон курт-кумурска, коңуздарды таап жейт. Андан кийин дагы жөнөдү. Бир аздан кийин дагы бир таш көрөт. Алдында басылып олчойгон жылан жатыптыр, араң эле жаны бар.

Жылан маймылга жалынып сурана баштады:

— О, атамдын баласы, бир боорум, бул ташты оодарып, мени бошотуп кой. Жардамыңды аяй көрбө!

Маймыл аракеттенип ташты көтөрүп, жыланды бошотуп койду. Жылан таштын астынан сойлоп чыга электе маймылга ороло калып, жутмак болду. Маймыл кыйкырып, жыланга жалына баштады. Бирок жыландын угайын деген түрү жок. Ушул учурда бир коён алардын жанынан өтүп калды. Байкуш маймыл чыркырап, коёнду жардамга чакырды. Жылан да, маймыл да өз алдынча кандай окуя болгонун айтып беришти. Коён ойлонуп туруп жооп берди:

— Бирдеме түшүнсөм буюрабасын! Жылан, маймыл сени биринчи көргөндөгүдөй таштын астына жат. Кандай болгонун өз көзүм менен көрмөйүнчө ишене албайм.



Коёндун айтканы аткарылды. Жылан жатты, коён чоң жалпак таш менен ұстұнөн бастырды. Анан коён маймылга кайрылды:

– Эми эжеke, ақылың болсо алыска кач!

Жыланды таш астына калтырган бойдон экөө әки жакка качып кетиши.



## Суроолорго жооп бер

1. Маймыл кантіп жыланга жолугуп калды?
2. Жылан маймылдың жакшылығына кантіп жооп берди?
3. Коён маймылды кантіп күткарды?
4. Каармандардың сүрөтүн тарткыла.



Кыргыз тилинде 4 йоттошкон тамга бар. Алар: е, ё, ю, я. Бул тамгалар айтууда әки тыбышты билдирет.



Тексттеги йоттошкон тамгаларды тап.

«Маша жана аюу» мультфильми жөнүндө айтып бер.



## Суроолорго жооп бер

1. Кайсы сөздөрдө йоттошкон тамгалар катышты?
2. Аюу, коён, таяқ, чие сөздөрүнө тыбыштык талдоо жүргүз.

69-  
сабак



## УЧ МЫЙ-МЫЙ

Мый-мыйлардын жоруктарын сүйлөп бер.



### Суроолорго жооп бер

1. Мый-мыйлар эмнени көрүп калышты?
2. Алардын түсү эмне үчүн аппак болуп калды?
3. Кара мый-мыйлар кайдан келишти?
4. Мый-мыйлардын түстөрү кандай эле?

### ТАБЫШМАК

Кашкардан келген лөк,  
Эки көзү көк.



### «Ойлоп тап» оюну

Тамгалардын ар үчүнчүсүн коюп, сөз түз.

Ц Ш К И Ч О Ж М Ё Л Р Н

Тамгалардын ар экинчисин коюп, сөз түз.

В С Р А Т М Х О Д Л Э Ё У Т

70-  
сабак

## КИРПИНИН ҮРЫ

Найза болбойт колумда,  
 Найзам менин жонумда,  
 Душман көрсөм жалтайлап,  
 Кире качпайм конулга.

Кыйын болсо абалым,  
 Коргоно да аламын.  
 Топтомолок кадимки,  
 Топко окшоп каламын.



## Суроолорго жооп бер

1. Ырды көркөм оку.
2. Кирпини көргөнсүнбү?
3. Эмне үчүн кирпи тоголок болуп калат?
4. Ырды жаттап ал.

## ТАБЫШМАК.

Калдыр-кулдур каадак,  
 Жоону толгон саадак.  
 Отурганы кишидей,  
 Оттогону жылкыдай.

## СҮРӨТТҮҮ ДИКТАНТ



71-  
сабак

## МАКТАНЧААК КОЁН

Илгерки өткөн заманда коён узун кооз куйруктуу, күлүк, мурутчан, өзү жеткен мактанчаак жаныбар болот экен. Жаш, жаңы чоңоуп келе жаткан коёндорго тынчтык бербей:

— Токайдо кожоюн жалгыз гана менмин! — деп, көзүнө эчтеке көрүнбәй, көөп турган маалы. Эрдин бүлкүлдөтүп чөптүн жакшысын искең жеп, ар дайым мактанып жүрчү.

Коён бир күнү бир кирпиге жолугат.

— Сен кимсиң? — деп, бүрүшөт кирпи.

— Мен коёнмун — дейт үнүн катуу чыгарып.

— Эмнеден коркосун?

— Мен эчтемеден коркпоймун, а сен кимсиң? Сен эмнеден коркосун? — дейт коён.

— Мен кирпимин. Мен кокустуктан корком.

— Кокустук дегениң эмне? — деп, дагы сурайт коён.

— Тяятуу жаныбарлар атайлап баспайт, бирок шашып, качып же үркүп келе жатып басып кетсе, өлөм.

— Иттенчи?

— Иттен үстүмдөгү тонум сактайт. Киши мени бир тоголок тикен деп ыргытып жиберет, эчтеме мага тие албайт.



## Суроолорго жооп бер

1. Коён эмне деп мактанчу?
2. Коён кимге жолугуп калды?
3. Кирпи эмнеден коркот эле?
4. Ролго бөлүп оку.

72-  
сабак

## МАКТАНЧААК КОЁН

## II

– Сен коён мактанчаақсың, ошондуктан калп эле коркпойм деп жатасың. Карышкыр жана башка айбандар мамыктай жумшак денеңе азуу тишин матырса, өлөсүң.

– Ооба, аны сен кайдан билесин?

– Мен сени көргөндө эле билдим, эгер мыкты болсоң, эмне эрди-башың былкылдап турат?

– Эрдим төөнүкүн тарткан, ошондуктан жырык, кулагым чоң, шырт дедирбей угам, құлұқмұн, қачып кутулам.

– Мен бир иш айтайың макулсуңбу? – дейт кирпи. Коён макул болот. – Жүр, дос, тәэтиги көлгө баралык, суу ичелик, бир аз эс алалы, – дейт.

Алар көлгө келишет да, суу ичип, бир аз эс алышат.

– Эми көлгө күйругунду салып, жәэкке бир аз олтурчу, – дейт кирпи.

– Эмнеси бар! – деп мактанчаак коён күйругун сууга салып отурат.

Ошол маалда өрдөк баш балық келип, коёндун күйругун көрүп, жемек болуп, араадай тиши менен тиштеп тартат. Балық сууга, коён чыңырып арткы буту менен жерге таянып сыртка тартат. Ары-бери тартышып, коёндун күйругу үзүлүп кетет. Айласы кеткен коён андан-мындан бир тийип, күйруктан ажырап, қыска күйругу менен қачып жоголот.

– Мактанчаактан кутулдум! – деп кирпи кала берет.

Коён ошо күндөн, ушу күнгө чейин күйругу жоктугунан уялып, отура калып жүрөт экен.



## Суроолорго жооп бер

1. Кирпи коёнгө эмнени сунуштады?
2. Коён кантеп күйругунан айрылып калды?
3. Сен коёндун ордунда болсоң эмне қылмак элең?
4. Ролдорго бөлүп оку.

## ТАБЫШМАК.

Төө ооздуу,  
Бото көздүү,  
Эшек кулактуу,  
Эчки чычандуу,  
Ат аяктуу,  
Кой жүндүү.  
Саксайган түрү бар,  
Адам коркор үнү бар.



Ь (ичкертуу) жана ъ (ажыратуу) белгилери тыбыш бербейт. Кыргыз тилинде ь жана ъ белгилери тыбышсыз тамгалар болуп саналат. ь жана ъ белгилер сөз ичинде тыбыш болуп угулбайт.



### Сүрөт менен иштөө


Сүрөттөгү нерселердин атын айт. ь жана ъ белгилери кайсы тамгадан кийин келди.



К.....



К.....



Д.....



П.....

Өзүнөр ь жана ъ белгиси катышкан сөздөрдү таап, тыбыштык талдоо жүргүзгүлө.

**Үлгү:** пальто- 6 тамга 5 тыбыш,...

73-  
сабак

## КИТЕП – МЕНИН ЖАН ДОСУМ

Эсиңдердеби балдар? Биринчи жолу мектеп партасына отуруп, колуңа Алиппени кармаганың. Китептеги сүрөттөр жана бейтааныш тамгалар. Биринчи «А» тамгасын окуганыңчы? Үйүңө барғанда чуркап кирип, мактанып, жетине албай турганың эсиндеби? Китеп – билим казынасы. Анын ичинде түрдүү укмуштар жатат. Ким китеptи көп окуса, акыл оюу өсөт. Сөз байлыгы артат. Китеп көнешчи, ишенимдүү дос. Ошондуктан китеpeке аяр мамиле жасайлыш.



## Суроолорго жооп бер

1. Алиппе китеbin колуңа алган күндү эстедиңби?
2. Ошол учурда эмнени ойлодун әле?
3. Азыр өзүң китеp окуй аласыңбы?

## Китеp окуунун пайдалары:

1. Максат коюуга жардам берет.
2. Жазууга шығыңды арттырат.
3. Идеялар менен байытат.
4. Чет тилин өздөштүрүүгө жардам берет.
5. Сабырдуулукка үйрөтөт.
6. Ой жүгүртүүнү жакшыртат.



Аягы ичкертуү белгиси менен бүткөн сөздөргө мүчө уланганда, ичкертуү белгиси түшүп жазылат.

**Мисалы:** Сентябрь-сентябрдын, лагерь-лагерде.


74-  
сабак

## КИТЕПТИ СҮЙ

Китепти сүй, баркын бил,  
Китептин көп ақылы.  
Ким китепке дос болсо,  
Ал ошонун жакыны.

Сұттөй таза тилеги,  
Деніздей кең талабы.  
Көктөй тунук акыйкат,  
Анын ар бир барагы.

Ошондуктан баркын бил,  
Кирдебесин бир чети.  
Айрып, жазып, булгабай,  
Жакшы сакта китепти.



Алтыкул Осмонов



## Суроолорго жооп бер

1. Ыр әмне жөнүндө?
2. Сен китептеринди кандай сактайсың?
3. Сұттөй таза тилеги,  
Деніздей кең талабы.  
Бул ыр саптарын кандай түшүнөсүң?
4. Ырды көркөм оку.

**Китеп жөнүндө учкул сөздөр**

Китептер – ақыл-эстин перзенти.

Китеп адамды канаттуу қылат.

Китептери жок үй, жаны жок денедей.

Дүйнөдө китептен сүйкүмдүү дос жок.

( Алишер Навайй)

Колунда жакшы китеби бар адам эч качан жалғыз болбойт.



**Китептер – булар мыкты достор.**

% Сўйлөмдүн өз алдынча мааниге ээ болгон эң кичине бирдиги сөз деп аталат. Сөздөр тыбыштардан жасалат.

### Тамгалардан сөз кура.

А, т, ж, о, с, м, у, б, ү, п, ё, к.

Ат, топ, көп, бак,....

Сөздөн сөз кура

K	I	T	E	P	T	E	R
---	---	---	---	---	---	---	---

Сурөттөгүлөрдүн аттарын ата



(шуру, үтүк, чегиртке, ачкыч, күзгү, ташбака)



### «Улантып кет» оюну

D	Дары, дарак, дарбыз.
O	Отургуч , осмо,...
C	
T	
O	
R	

75-  
сабак


## ОКУУ МЕНЕН БИЛИМ ЖӨНҮНДӨ

Окуу, акыл-эс караңы түндөгү жарықка окшойт. Ал эми билимди ошол жарыктан тарай турган нур десе болот. Окуу кут-берекеге, билим даңкка бөлөйт. Ушул эки касиети бар адам улуу инсандардын катарынан орун алат. Сен муну көңүлүңө куюп, бекем түйүп ал. Буга ишенбесен, шек санасаң, көзүндү чоңураак ач. Мага даанышмандардын мына мындай үлгүлүү сөзү жакшы маалым:

«Билимдүү адам өз билиминин артынан жамандык менен бактысыздыктардан аман калат».

Борис Ставий

Китепти сен булгаба,  
Барактарын айрыба.  
Таза койгун текчеге,  
Китепти сүй урматта!



Борис Ставий



## Суроолорго жооп бер

1. Текст эмне жөнүндө экен?
2. Бабабыз бизге кандай үгүт-насааттарын берип жатат?
3. Тексттен түшүнбөгөндөрүнүү мугалиминүү менен чечмелө.
4. Ырды жаттап ал.



## Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Билимден ашкан байлык жок.

Билимдин кени китепте.

Окуган озот, окубаган тозот.

Көп окуган көптү билет.

76-  
сабак

## МЕН ЖАКТЫРГАН КИТЕП

Сүрөт менен иштөө



## Суроолорго жооп бер

1. Сүрөттө кимдерди көрүп жатасың?
2. Сенин китеппананда кандай китеpter бар?
3. Ата-энен, кандай китеpterди окуп берет?
4. Θзүн окуган китебин жөнүндө сүйлөп бер.

## ТАБЫШМАК.

Θзү кичине колума чакан,  
 Кайда барсам ала барам.  
 Отуруп алып ичин ачам,  
 Кызыктарга аралашам



77-  
сабак

КИТЕП



Билбegenди билгизген,  
Мээгэ сезим киргизген.  
Ак булуттун үстүндө,  
Айга жакын жүргүзгөн.  
Китеп – менин ақылым,  
Китеп менин жакыным.

Турмуш сырын үйрөткөн,  
Көркөм чечен сүйлөткөн.  
Көкөлөтүп көңүлдү,  
Табиятты бийлеткен.  
Китеп – менин ақылым,  
Китеп – менин жакыным.



## Суроолорго жооп бер

- Китептен биз эмнелерди үйрөнөбүз?
- Турмуш сырын үйрөткөн, Көркөм чечен сүйлөткөн. Бул ыр саптарын кандай түшүнөсүң?
- Китепти кантип окуу эрежесин билесинбى?
- Ырды көркөм оку жана жаттап ал.



Бир маанини билдирген сөздөр **бир маанилүү сөздөр** деп аталат. **Мисалы:** мектеп, дүкөн, дарак.

«Ким көп сөз билет» оюну.



Келгиле табалы

								a
				б				
					к			

78-  
сабак

## КИТЕП КИМДИКИ?

Эки бала жолдо баратып китеп таап алышты. Биринчи бала: «Китеп менини, мен аны алыстан эле көргөм», – деди. Анда экинчиси: «Жок, китеп менини, аны колго биринчи мен алдым», – деп жооп берди. Бул экөө китеп үстүндө талашып турганда аларга мугалим жолукту. «Талашыңар не?» – деп сурады. Алар болгон окуяны айтышты. Мугалимдин: «Бул китепти окуй аласыңарбы?» – деген суроосуна «Жок» – деп жооп беришти. Анда мугалим: «Окуй албасаңар китеп силерге неге керек? Бул китепти мен алайын, кимин биринчи болуп окуганды үйрөнсөн, ошого берем», – деди.

Спандияр Кәбәев



## Суроолорго жооп бер

1. Эки бала эмнени таап алышты?
2. Эмне үчүн китепти талашышты?
3. Мугалим китепти качан берем деди?
4. Төманы сахналаштыргыла.

## ТАБЫШМАК.

Ичин тамгасыз койгон  
 Китеп дейин десем,  
 Он эки беттүү, тамгасыз, жолдон,  
 Оңой нерсени окуучум ойлон. (д.... )

Ким сүйлөбөй окутат? (к....)



## Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Китеп – билим булагы  
 Билим – акыл чырагы.

79-  
сабак

## АҚЫЛДЫН БААСЫ

Илгери өткөн заманда бир бай адам болгон экен. Ал күндөрдүн бириnde өзү өндүү бай соодагерлерге зыяпат уюштурат. Зыяпatta соодагерлер өздөрүнүн соода-сатық иштери, ийгиликтери жөнүндө мактанып сүйлөшөт.

Андан ары үй кызматчыларына айтылган жумушту ашығы менен аткартып, аз акы бергендерин айтып мактанышты.

Бул сөздү угуп отурган үй ээси:

—Менин эки үй кызматчым бар. Аладын бирине айына бир алтын тенге төлөйм. Ал короодогу жумуштарды аткарат. Экинчи кызматчыма айына үч алтын тенге төлөйм. Ал да ушундай жумуштарды жасайт, — деди.



## Суроолорго жооп бер

1. Бай эмне кылды?
2. Соодагерлер эмне жөнүндө сүйлөшүштү?
3. Үйдүн ээси эмне деди?



## Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Акыл баштан,  
Асыл таштан.



**Бир эле сөздүн бир нече маанилерди билдириши көп маанилүү сөздөр деп аталат.**

**Мисалы:** Жаз – мезгил, жаз – дептерине жаз.


**Көз** – Адамдын көзү.  
Булактын көзү.  
Иштин көзү.

**Борбор** – Айлананын борбору.  
Шаардын борбору.  
Райондун борбору.

Төмөнкү сүйлөмдөрдөн көп маанилүү сөздөрдү таап айтып бер.

Үйдүн ичи таза, кооз жана жарық. Эл ичи өнөр кенчи.  
Жанып турган шам өчө баштады. Атам шамга жакын келди.

Сүрөттөрдүн башка маанилери жөнүндө айтып бер.



80-  
сабак

## АҚЫЛДЫН БААСЫ

II

Сөзүнүн далили катары биринчи кызматчыны чакырды. Ага: «Шаарга соода кербени келди деп уктум. Ушуну билип кел», – деди. Кызматчы көп күттүрбөй эле барып келип, «Ооба, укканыңыз чын экен», – деди. Эми ушул эле тапшырманы экинчи кызматчыга берди. Ал бир аз кечигип келди да, мындай деди:

– Кожоюн, ал кербен Чыгыштан Батышка кетип жатыптыр. Кытайдын сапаттуу чыны идиштерин сатат экен. Элге он тенгеге он идиш берип жатыптыр. Эгер ала турган болсок, бизге он тенгеге он эки идиш берем дейт.

Үйдүн ээси: «Бир буйрукка үч жумушту аткарған адамга үч эсе акы төлөгөнүм он бекен? Анткени ал акчаны ақылы менен таап жатат», – деди күлүп.



## Суроолорго жооп бер

1. Байдын биринчи кызматчысы кандай жооп алып келди?
2. Экинчи кызматчы тапшырманы кандай аткарды?
3. Эмне үчүн үй ээси кызматкерлерге эки түрдүү акы төлөдү?
4. Айтылган жумушту ақылдуулук жана ашыгы менен аткарууга үйрөн.



## Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Башы иштебеген буту менен зыян көрөт.

Атадан – акыл, ападан – тарбия.

Ақылдуу бир сөздөн түшүнөт,  
 Ақылман айттырбай билет.  
 Ақылдуу миң азаптан кутулат,  
 Ақылсыз бир азапка тутулат.

81-  
сабак

## КОНОК КҮТҮҮ



## Суроолорго жооп бер

1. Сүрөттөн кимдерди көрүп тұрасың?
2. Апаны ким тосуп чыкты?
3. Үйгө келген кишини кантип тосуу керек?

## Сылыйк сөздөрдү эсте

Күш келипсиз!

Ар дайым ден соолукта болуңуз.

Үйүбүздүн төрүнө өтүңүз.

Сиз биздин эң сыйлуу коногубузсуз.



## Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Конок келсе эшиктен, ырыскы кирет тешиктен.

82-  
сабак

## МЕЙМАНДОСТУК

Кыргыз эли – меймандос эл. Меймандостук кыргыз элинин көөнөрбөс салттарынын бири. Ар бир келген мейманды жарық жүз менен күтүп алышат. Кыргыз элинде «төргө өтүңүз», «нан ооз тийиниз» деген сөздөрүнүн мааниси абдан чоң. Үйгө мейман келсе, жакшы маанай менен күтөт. Кудайы конок айтып келбайт. Келген мейманды таанысада, тааныбасада кучак жайып тосуп алат. Төргө өткөрүп, дасторконун жаят. Дасторконго эң биринчи нанды коёт. Нан – баарынан улук. Суусундук деп кымыз сунат. Элибизде «Конок өз ырыскысы менен келет» деген сөз бар.



## Суроолорго жооп бер

1. «Меймандос» деген сөздү кандай түшүнөсүн?
2. Кыргыз эли конокту кандай тосуп алган?
3. Дасторконго эң биринчи эмне коюлат?
4. «Конок өз ырыскысы менен келет» деген сөздү кандай түшүнөсүн?



## Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Нан баарынан улук.

Нанды баалай билели.

## ТИЛИБИЗДИ ЖАТЫҚТЫРАБЫЗ

Тоголок топту Толкунбек,  
Тоголотуп тепти деп,  
Толгон балдар чогулду,  
Топту Толкун берсин деп.

## КОНОККО БАРУУ



Конокко чакырбасын сени кимдер,  
Адеп күтүп, тамакты даамдай көр.  
Улуу болсо өзүндөн – эзелки адат,  
Ашка колду кичүүлөр кийин салат.

Бирөөнүн алдындагы тамакты алба,  
Өз жактан ал, өзүндү жакшы карма.  
Оозуңа салганыңды шашпай чайна,  
Ысық ашты үйлөбө, жаман анда.

Тамакты жеген сайын мактап алғын,  
Үй әэсинде кубаныч, сүйүнүч калсын.  
Жол-жосуну дүйнөнүн мына ушундай,  
Эстей жүр эл ичинде унуткарбай.



## Суроолорго жооп бер

1. Үрда кандай адептер жөнүндө айтылган?
2. Эмне үчүн тамакты «мактап жегин» деп жатат?
3. Үрды көркөм оку.



## Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Адашкан макалдарды кураштырып тап.

көркү Адептүүлүк адамдын.  
сагы Дөндин жакшы элдин жакшы агы.

көркү  
Адептүүлүк  
адамдын

береке Конок  
жерде бар

кетишин  
сурасураба  
келишин  
Меймандын

Адашкан  
сөздөрдүн  
ордун таап,  
макалдарды оку

пыш  
Меймандын  
дебе  
мышыгыңды  
көзүнчө

келбейт Конок  
айтып

сагы Дөндин  
жакшы элдин  
жакшы агы

83-  
сабак**НАН – ҮЙЫК**

Нан – үйык. Нансыз жашоону элестетүү кыйын. «Нан болсо ыр да болот» деген сөз бекеринен айтылып калбаса керек. Наны, даны толуп турган үйдө береке, ырысцы болот. Кыргызда аш-той берээрде да алгач нан, боорсогу жасалат.

Нанга аяр мамиле жаса. Аны убал, кор кылба. Элибиз нанга карата ар түрдүү тыюуларды колдонушкан. Анын күкүмү түшүп кетсе да сөзсүз терип, өйдө алыш коюу керек. Элибизде нанды тебелеген адам көр болот деп коюшкан.

Нанды тескери койсо ал таарынат, үйдөн кут качат деп айтылып жүрөт.

**Суроолорго жооп бер**

1. Нанды эмне үчүн үйык дейбиз?
2. «Нанды тебелеген адам көр болот» дегенди кандай түшүндүң?
3. Чоң энен, же апаң нан жөнүндө эмнелерди айткан эле?

**ТАБЫШМАК.**

Мейли оңунан,  
Мейли соңунан,  
Тынбай желчү кайсы даам,  
Тамактардын баарынан.



Айтылышы башка, бирок мааниси бирдей же бири-бирине өтө жакын болгон сөздөр **окшош маанилүү сөздөр** деп аталат.

**Төмөнкү сөздөрдүн окшош маанилерин таап айт.**

Дос – … , чурка – … , сүйлөдү – … , абышка – … , жоош – … , соодагер – … , адам – … , татына – … .

**Таяныч сөздөрдөн пайдалануу менен оозеки сүйлөм түз.**

Таяныч сөздөр: (жел, шамал), (маектешүү, сүйлөшүү), (мыкты, сонун), (балапан, жөкө), (кубанды, сүйүндү).

**Сүйлөмдөгү чекиттин ордуна окшош маанилүү сөздөрдү коюп оку.**

(акылдуу)

Бермет (эстүү) кыз.

(адептүү)

(таттуу)

Апам мага (даамдуу) тамак бышырып берди.

(ширин)

**Окшош маанилүү сөздөрдөн кластер түз.**

**Окшош  
маанилүү  
сөздөр**

84-  
сабак

## ӨЗҮҢ ОЙЛОП ТАЛДАЧЫ

Жатып алсан қерилип,  
Керебетке кийимчен.  
Үйдүн чаңын көтөрүп,  
Аркы-терки жүгүрсөң.

Китеп менен кас болуп,  
Оюн менен дос болсоң.  
Ынтымактуу балдардын,  
Ортосуна от койсоң.

Уруп өтсөң таш менен,  
Кошунаңдын коёнун.  
Өзүң ойлоп, талдачы,  
Кандай бала болорун?..



Токтосун Самидинов



## Суроолорго жооп бер

1. Ырда кандай бала жөнүндө сөз жүрүп жатат?
2. Сен да ушундай балдарды көргөнсүнбү?
3. Ыр жактыбы?
4. Көркөм оку.

## Табарман Пурдел

Бир күнү агайы Пурделден:

- Пурдел, сен так сан менен жуп санды үйрөнүп келдинбى?
- Ооба, агай.
- Кана, айтчы: шым так санга киреби же жуп сангабы?
- Башыңа кийсөң – так сан, бутуңа кийсөң – жуп сан, – дептир.



## Суроолорго жооп бер

1. Сен да так жана жуп сандарды билесинбى?
2. Баланын жообу туурабы?
3. Ролдорго бөлүп окугула.

85-  
сабак

## БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР

1. «Акылдуу бала» жомогундагы каармандарды жаз.

2. Бир жумада канча күн бар?

A) 6      Б) 7      В) 5

3. Мый-мыйлардын алгачкы түстөрүн танда.


- A)       Б)       В) 

4. Койон, айак, чийе, сөздөрүн тууралап жаз.

5. «Дүйнөдө китептен сүйкүмдүү дос жок» сөзүн ким айткан?

- A)       Б)       В) 

6. Эки бала жолдо бара жатышып эмнени таап алышты?

- A)       Б)       В) 

7. Үй ээси экинчи кызматчысына канча алтын тенге төлөйт?

A) 3      Б) 1      В) 2

8. Макалды толуктап жаз.

Китеп билим\_\_\_\_\_

Билим акыл\_\_\_\_\_

9. Төмөнкү сөздөрдүн ичинен көп маанилүү сөздөрдү тап?

A) Китеп, бала, дарак

Б) Окуучу, үй, машина

В) Жаз, күн, көз

10. Окшош маанилүү сөздөрдү жаз?

86-  
сабак

## V БӨЛҮМ. ДИЛ БЕРМЕТИ – ТИЛ ЭНЕ ТИЛИМ – ЫРЫСЫМ!

Биз ата-бабаларыбыздан эки куттуу ыйык мурас алып калдык: бири – Ата Мекенибиз Өзбекстан, экинчиси – эне тилибиз. Ар бир улуттун өзүнүн тили, каада-салты болот. Сенин эң жакын адамың – энен. Адегенде, «апа» деп тилиң чыгып, эң алгачкы сөздү эненден үйрөнгөнсүн. Эне тили эне сүтү менен кошо каныңа синген. Эне тилди жакшы билгениң – эненди жана элинди сыйлагандыгың. Эне тилсиз эл болбайт. Ошондуктан сен сүйлөгөн тил «эне тили» деп аталат. Элдин тарыхы, маданияты, салт-санаасы, үрп-адаты, каада-салты, келечеги да эне тили менен байланыштуу. Сенин эне тилиң – кыргыз тили. Сен, адегенде, өзүндүн эне тилинди жакшылап үйрөн. Мүмкүн дагы көптөгөн тилдерди үйрөнөсүн. Мунун өзү чексиз байлыгың. Дайыма эне тилиң менен сыймыктанып, кыргызча таза, так, көркүү сүйлө.



### Суроолорго жооп бер

1. Биздин эне тилибиз кайсы тил?
2. Улутту улут деп тааныткан эмне?
3. Мамлекеттик тилибиз жөнүндө эмнелерди билесин?
4. Текстти окуп, түшүнгөнүндү сүйлөп бер.



### Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Эне тилим – эне сүтүм.

Ата сөзү алга сүйрөйт адамды.

Эне сөзү эпке салат жаманды.

Өнөр алды кызыл тил.



**Бири-бирине карама-каршы мааниде айтылган сөздөр  
каршы маанидеги сөздөр** деп аталат.

**Мисалы:** Чоң-кичүү, жаш-кары, акылдуу-тентек.

Төмөнкү сөздөрдүн каршы маанилерин тап.

жапыз – ...                    кенен – ...

кашаң – ...                    кара – ...

баатыр – ...                    жуп – ...

уста – ...                    жумшак – ...

жок – ...                    ширин – ...

**Колдонулуучу сөздөр:** (бийик, күлүк, коркок, чоркок, бар, тар, ак, так, катуу, ачуу)

Сүрөттөрдөн каршы маанидегилерин тап.



87-  
сабак

## ЭНЕ ТИЛИМ

Эне тилим карегим,  
Сенде менин дарегим.  
Сен турганда мен бармын,  
Сен турганда бар элим.

Орус тили жылдызыда,  
Биздин улуу заманда.  
Бирок кыргыз кыргызча,  
Сүйлөбөсө жаман да!

Эне тилин билбegen,  
Эси жогун аныктайт.  
Эне тилин сүйбөгөn,  
Элин сүйүп жарытпайт.

Байдылда Сарногоев



## Суроолорго жооп бер

1. Ыр эмне жөнүндө?
2. Орус тили жылдызыда,  
Биздин улуу заманда.  
Бирок кыргыз кыргызча,  
Сүйлөбөсө жаман да!  
Бул ыр саптарын кандай түшүндүү?
3. Эне тил жөнүндө эмнелерди билип алдың?
4. Ырды жаттап, көркүү айт.

88-  
сабак

## СЕН ЭНЕ ТИЛИНДИ БИЛЕСИНГИ?

Алмаз – Салам Айпери.

Айпери: – Салам Алмаз.

Алмаз: – Кандай, жакшысынбы?

Айпери: – Жакшы, ырахмат.

Алмаз: – Бүгүн китепканага барасынбы?

Айпери: – Ооба барам. Мугалим: «Каршы маанидеги сөздөрдүн уйкаштары жөнүндө ыр жаттап келгиле» – деди эле.

Алмаз: – Ал кандай ыр болушу мүмкүн?

Айпери: – Биздин эне тилибиз сөзгө бай тил. Аны «Тайталаш» – дейт .

Алмаз: – Чоң энем да: «Кыргыз тилин жакшы үйрөн, ар бир эл, өз эне тили менен улут» – дейт.

Айпери: – Биз жаштар да эне тилди жакшы билишибиз керек.

Алмаз: – Анда жүр, мен да сени менен чогуу барайын.

Айпери: – Макул.



## Суроолорго жооп бер

1. Балдар эмне жөнүндө сүйлөшүштү?
2. Тайталаш деген эмне экен?
3. Диологду ролдорго бөлүп окугула.

89-  
сабак

## ТАЙТАЛАШ

Эртең десем – бүгүн дейт,  
 Токто десем – жүгүр дейт.  
 Ысық десем – муздак дейт,  
 Шаар десем – кыштак дейт.  
 Арық десем – семиз дейт,  
 Дөңсөө десем – тегиз дейт.  
 Бийик десем – жапыз дейт,  
 Жалғыз десем – әгиз дейт.  
 Ач десем – ток дейт,  
 Бар десем – жок дейт.  
 Жоош десем – шок дейт,  
 От десем – чок дейт.  
 Жайлоо десем – жака дейт,  
 Балық десем – бака дейт.  
 Узун десем – кыска дейт,  
 Ойгон десем – укта дейт.  
 Талашкандан чарчабас,  
 Мына ушундай тайталаш.



## Суроолорго жооп бер

1. Сен өзүн да улантып көр.
2. Бул ырда кандай сөздөр колдонулган?
3. Үрды көркүү оку.

90-  
сабак

## КЕЛГИЛЕ, ЖОМОК АЙТАЛЫ



## Суроолорго жооп бер

1. Тұлқұ менен турна жөнүндө кандай жомокту билесин?
2. Сүрөткө карап жомокко ат кой.
3. Короз кандай канаттуу?
4. Короз менен тұлқұ дос боло алышабы?

**ТИЛИБИЗДИ ЖАТЫҚТЫРАБЫЗ**


Он коон, он дарбыз,  
 Он күн кечке ырдайбыз.  
 Опур-топур баарыбыз,  
 Орок оруп ырдайбыз.



Сөздөрдүн ыргак-ыргак менен айтылышы муун деп аталат.

Ко-роз, тұл-құ, тур-на, жо-мок.

Төмөнкү сүрөттөрдүн аттарын муунга бөлүп айт.



Булар әмнелер?

Үрдагы сөздөрдү муунга бөлүп айтып бер.

Жаздын көйнөгү – жашыл,  
Кыштын чапаны – ак,  
Күздүн күрмөсү – сары,  
А жайдықын тап.

91-  
сабак

## АЙЛАРДЫН АТАЛЫШЫ

Бир жылда он эки ай бар. Алар төрт мезгилге бөлүнүшөт. Ар бир мезгилде үчтөн ай бар. Сен айлардын аталышын билесиңби? Анда эмесе чогуу айтып көрөлү.

Кыш мезгилине декабрь, январь, февраль айлары кирет. Жаз мезгили март айынан башталып, апрель, май айларын ичине камтыйт. Июнь, июль, август айлары жай мезгилине тиешелүү. Ал эми сентябрь, октябрь, ноябрь күз айлары.

Ар бир айда төрттөн апта бар. Анда эмесе апта күндөрүнүн аталышын билип алалы.

## АПТА КҮНДӨРҮ

Биринчи күн – дүйшөмбү,  
 Экинчи күн – шейшемби,  
 Үчүнчү күн – шаршемби,  
 Төртүнчү күн – бейшемби,  
 Бешинчи күн – жума,  
 Алтынчы күн – ишемби,  
 Жетинчи күн – жекшемби.



## Суроолорго жооп бер

1. Бир жылда канча ай бар? Айтып бер.
2. Ар бир мезгилдеги айларды ата.
3. Апта күндөрүн билип алдыңбы?
4. Апта күндөрүн ирети менен айтууну үйрөн.



Бир сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот.  
 Ал-ты, бо-то, жу-ма, бей-шем-би, күн, ас-ман, кү-күк.

Сөздөрдү муунга бөлбөй канча муун бар экенин айт. Жылда, мезгилге, жаз, кыш, айда, апта.

92-  
сабак

## КЫРГЫЗ ТИЛИ

– Айткылачы, досторум,  
Кыргыз тили кимге керек?  
Улут тилин билели – деп,  
Айткан сөзгө эмне себеп?

Кыргыз тили жашап турса,  
Биз чыныгы улутпуз.  
«Ата, Апа» деген сөздөр,  
Бар үчүн биз улукпуз!

Дүйнөдөгү бардык элдин,  
Ыйык көргөн тили бар.  
Ошол тилди сыйлаш үчүн,  
Опол тоодой дили бар.

Кыргыз тили – бизге керек,  
Биз кыргыздын уулубуз.  
Эне тилин сактай билген,  
Жаңы доордун муунубуз!

Жолдошбай Кененбаев



## Суроолорго жооп бер

1. Үрдүн сага эмнеси жакты?
2. Эне тилин жөнүндө эмнелерди билип алдын?
3. Дүйнөдөгү кандай тилдерди билесин?



## Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Эне сүтү бойду өстүрөт,  
Эне тили ойду өстүрөт.

93-  
сабак

## МАНАС

Манастын чон атасы Каракан болгон. Ал дүйнөдөн өтүп, уулдары жаш калат. Кытайдын кандары Молто менен Алооке кыргыздарга зордук-зомбулук көрсөтүшөт. Кыргыздар өз жеринен айдалып, ар кимиси ар жакка тарайт.

Манастын атасы Жакып туугандары менен Алтай тоосуна качып барат. Жакып көпкө чейин балалуу болбой жүрөт. Көп жылдан кийин байбичеси Чыйырды уул төрөйт. Уулу баладан башкача төрөлөт. Ага ылайык ат коюш үчүн аксакалдар чогулушат. Бирок, ага ылайык ат таппай кыйналышат. Ал аңгыча ак сакалчан думана пайда болот.

– Бул баланын аты «Манас» болсун! – деп көздөн кайым болот. Баланын атын Манас коюшат.



## Суроолорго жооп бер

1. «Манас» эпосу жөнүндө уккансыңбы?
2. Манастын ата-энеси кимдер болгон?
3. Манастын атын ким койгон?



## Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Эр жигит эл четинде жоо бетинде.



Жазып жатканыбызда сапка батпай калат. Мындай учурда сөздү жаңы сапка да бөлүп жазууга болот. Бул ташымал деп аталат. Ташымал сыйыкча (-) менен белгиленет.

Бир муундан турган сөздөр ташылбайт. Созулма үндүүлөрдү бөлүп ташууга болбайт. Бир тамга да ташылбайт.

**Мисалы:** ки-тепкана же китеңка-на, той-той, таш-таш, ай-ай, ак-ак, су-уңу эмес суу-ну.

Төмөнкү жазылган сөздөр муунга туура бөлүнгөнбү?

Ман-ас-тын, ка-нда-ры, у-ул-дар-ы, то-о-су-на, бай-бич-еси.


Түстөргө карап муундардан сөз түз



– үнсүз тыбыштар,



– үндүү тыбыштар.



Төмөнкү сөздөрдү муунга бөлүп айт.



## Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Баатырдын көркү мандайда,  
Чечендин көркү тандайда.

94-  
сабак

## МАНАС

## II

Манас он эки-он үч жашка чыгып, эс тарткандан баштап:

– Кыргыз элим, жерим үчүн жанымды аябайм! – деп тайманбай айтып, эл оозуна алынат. Анын мындай тайманbastығы кытай-калмактарга да угула баштайт.

Манас, Манас **болуптур**,  
 Манас **атка** конуптур.  
 Улук **жашын** сурасаң,  
 Он **экиге** толуптур.  
 Торучаарды миниптири,  
 Ок өтпөстү кийиптири.  
 Ошол кезде Манасың,  
 Урунарга тоо таппай,  
 Урушарга жоо таппай,  
 Атышарга ок таппай,  
 Кечерине чок таппай,  
 Зың-зың этип кенебей,  
 Кара кытай, манжууну,  
 Кагышарга ой кылып,  
 Калган экен кабылан,  
 Бучкагына теңебей,  
 Кытай кордук кылганың,  
 Кыйла журтун кырганың,  
 Эбак ойлоп билиптири.



## Суроолорго жооп бер

1. Манас кантит әл оозуна алынат?
2. Манас жөнүндө түшүнгөнүндү айтып бер.
3. Манас айтууну үйрөн.

95-  
сабак

## ЭЛ ИЧИ – ӨНӨР КЕНЧИ

Кыргыз эли эң байыркы әлдердин бири. Кыргыздарда өнөрлүү инсандар көп. Элибизде төкмө акындар, чебер усталар, колунан көөрү төгүлгөн уздар бар. Өнөр байлык. Эгер ақылдуу, даанышман боломун десен, өнөрлүү болууну көбүрөөк ойлон. Өнөрдүн арты менен сыйурматка жетишесин. Ата мурасын, эне өнөрүн үйрөнүүдөн намыс кылбагын. Ақылдуу, даанышман адамдар эмгектен эч убакта качпайт, билим, өнөр үйрөнүшөт.

Өнөрлүү адам көпкө таанылып, эл оозуна алынат.



## Суроолорго жооп бер

1. Кандай өнөрлөрдү билесин?
2. Үй-бүлөндөгү, айылындағы өнөрлүү кишилер жөнүндө айтып бер.
3. Кесип менен өнөрдүн айырмасы эмнеде?



## Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Өнөрлүү өлбөйт.

Өнөрүн болсо өргө чап.




Бүткөн бир айрым ойду билдирген сөз же бир нече сөздөрдүн айкалышы сүйлөм деп аталат.

Сүйлөм сөздөрдөн түзүлөт.

**Мисалы:** Кыргыз эли эң байыркы элдердин бири.

Бул сүйлөм кыргыз, эли, эң, байыркы, элдердин, бири деген сөздөрдөн түзүлдү. Бул сүйлөмдө алты сөз бар.

Сүйлөм маанисine карай төрткө бөлүнөт:



## Суроолорго жооп бер

- Айнагүл жомок окуду.
- Сен канча жаштасың?
- Эламан, китебинди оку.
- Гүлдөй бер, эгемендүү Өзбекстаным!

- Адашкан сөздөрдү ордуна коюп, сүйлөмдөрдү туура окугула. Ачык, бүгүн, күн. Шаарында, Самарканд, окуйт, эжем. Телевизордон, көрдүм, кызықтуу, мен, мультфильм. Бар, китеpekana, мектепте, биздин.
- Адашкан макалды кураштырып тап.

тил

бала

алчаак

жакшы

бала

уялчаак

жаман

эринбей

эмгек

кылгын

бекерликке

берилбей

96-  
сабак

## ТАМГА КОШСОК ЖЕ КЕМИТСЕК

Бул деген сөзгө АК ты кошсом,  
 Кадимки эле БУЛАК болду.  
 Б ордуна К ны койсом,  
 Бир кичине КУЛАК болду.  
 К сын алып таштасам  
 Бир заматта УЛАК болду.

Утту кошсом БУЛ га  
 Пайда болду БУЛУТ.  
 Б сын алсам бат эле  
 Өзгөрдү болуп УЛУТ.  
 БУЛ га кошсом БУЛ ду,  
 Болуп чыкты БУЛБУЛ.  
 Б ордуна Д ны койсон,  
 Арыбаган ДУЛДУЛ.

Улай берсең ушинтип,  
 Далай сөздү табасың.  
 Маанилерин иликтеп,  
 Көптү билип аласың.

Абзий Кыдыров



## Суроолорго жооп бер

1. Өзүн дагы ушундай сөздөрдү таап, айт. Саман-аман.
2. Сөздөрдү уйкаштырып ыр жазууга аракет жаса.
3. Үрдү көркүү оку.

97-  
сабак

БАЛЧЫ



Май айы келди. Жагымдуу жаз күндөрү башталды. Эрландын таятасы балчы. Ал атайын аарылар жашаган бал чөлөктөрүн кармайт. Жыгач чөлөктөрдү дайыма ондол, сырдап турат. Кышында аарыларга кум шекер берип багат. Бал чөлөктөрдү жылуулап карайт. Жаз келгенде аарылар адамдарга иштешет. Аарылар ачылган гүлдердүн таттуу ширелерин чогултушат. Бул ширелерден адамдарга пайдалуу бал алышат. Бал адамдарга күч-кубат берет. Таятам эмгекчил аарыларды жакшы көрөт.



### Суроолорго жооп бер

1. Ангеме эмне жөнүндө экен?
2. Бал чөлөктөрдү көргөнсүңбү?
3. Балдын кандай пайдасы бар?
4. Балчылыкты өнөр десек болобу?

### ТИЛИБИЗДИ ЖАТЫКТЫРАБЫЗ

Аарыларда баары бар,  
 Бал чөлекте аары бар,  
 Аарыларда балы бар,  
 Ары жакта дагы бар.



98-  
сабак

## БИР ТАМГАДАН ӨЗГӨРТСӨК

Өзгөрбөй бул сөз ордуна  
 Турган эле СУУ болуп.  
 С ордуна Т койсом,  
 Желбиреди ТҮҮ болуп.  
 Т ордуна К койсом,  
 Кетти аппак КҮҮ болуп.



К ордуна Б койсом,  
 Кадимки эле Бүү болду.  
 Д койсом Б ордуна  
 Турушкандар ДҮҮ болду.  
 Ч койсом да ордуна  
 Жер жаңырткан ЧҮҮ болду.



Бир эле сөздү бир тамга  
 Өзгөрүлттү канчага.  
 Иликтеп көпту билүүгө  
 Түрткү берет ал сага.

Абзий Кыдыров



## Суроолорго жооп бер

1. Бир тамгадан өзгөртсөк, же бир сөзгө дагы бир сөздү кошсок кандай жаңы сөздөр пайда болду? Ал сөздөрдү атап бер.
2. Ушул сыйктуу сөздөрдү өзүң да таап айтып көр.  
Мисалы: шық, ашық, кашық.
3. «Сөз жаса» оюнун ойногула.



**Ким? кимдер?** деген суроолор адамдарга гана берилет.  
**Ким?** – окуучу, апа, акын, айдоочу.  
**Кимдер?** – балдар, элдер, жаштар.

Ким? Кимдер? деген суроо боюнча сөз оюнун уланткыла.

**Улгу:** Айзада, Асан, ...

Кыздар, мугалимдер, ...

Кроссвордду толтургула.



**Д**

**М**



**Т**

**Т**

Ким? деген суроого жооп берген сөздөрдү катыштырып, оозеки сүйлөмдөрдү түз.

<b>Ким? деген суроого жооп берген сөз</b>	<b>Сүйлөм</b>

99-  
сабак

## УЧКУЛ СӨЗДӘР

Азды жок дебе, барды көп дебе.

Айтсан-тилиң күйөт, айтпасан-дилиң күйөт.

Тил-ойдуң сандығы.

Тили адептүүнүн, дили адептүү.

Кыргыз тилим-көөнөрбөс өчпөс дилим.

Тил – акылдың таразасы.

Күч акылга баш иет.

Баш кесмек бар, тил кесмек жок.

Өнөр алды кызыл тил.

Адам – эли менен,  
Өрдөк – көлү менен.



## Суроолорго жооп бер

1. Учкул сөздөрдүн маанисин чечмелे.
2. Учкул сөздөрдү жаттап ал.
3. Сен да ушундай сөздөрдү уккансыңбы?

## ТИЛИБИЗДИ ЖАТЫҚТЫРАБЫЗ

Көкмөк  
Көпөлөк,  
Көргүн деп,  
Көксөтүп,  
Көңүлдү көтөрөт.

Көңүлдү көтөрүп  
Көк кызыл  
Көйнөгүн  
Көп кызга  
Көрсөтөт.  
Алыкул Осмонов

100-  
сабак

ЖАРДАМ



Нуржан менен Гүлжан мектептен кайтып келе жатышкан. Алардын алдында таякчан чоң эне бара жаткан. Көчө абдан тайгак болчу. Бир убакта чоң эне тайгаланып жыгылып кетти. Нуржан китеп баштыгын Гүлжанга бере салып, жардамга чуркады. Чоң эненин колтугунан кармап өйдө турууга жардам берди. Гүлжан чоң эненин колундагы түйүнүн алды. Кыздар чоң энени үйүнө чейин күзөтүп барышты. Чоң эне:

— Кыздарым, өмүрүңөр узун болсун, бактыңарды берсин, экөөн төң илимдүү, билимдүү, элдин керегине жараган жакшы инсандар болгула – деп алаканын жайып батасын берди.

Кыздар үйлөрүнө көнүлдүү кайтышты.



## Суроолорго жооп бер

- Кимдер чоң әнеге жардам беришти?
- Нуржан чоң әнеге кандай жардам берди?
- Кыздар әмнеге көңүлдүү кайтышты?



## Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Бата менен әл көгөрөт,  
Жамғыр менен жер көгөрөт.



**Эмне? Эмнелер?** деген суроолор кыргыз тилинде адамдан башка бардык жандуу, жансыз заттарга берилет.

эмне? эмнелер? деген суроого жооп берген сөздөр.

Чекиттердин ордуна тиешелүү тамгаларды коюп, эмне?  
Эмнелер? деген суроого жооп берген сөздөрдү түз.

О.н, т.пшы.ма, у.ак.т, гү.д.р, м.ши..л.р, .ш.а.а, с.б.к, иш-ч.ра.ар

Сүрөттүү сүйлөмдөрдү оку. Сүйлөмдөрдөн Эмне? деген суроого жооп берген сөздөрдү айтып бер.




токойдо жашайт. Төмөр жолдон



күшүлдөп өттү. Айперинин апасы гүлдөрүн



үй кайтарат.



короого айдал келет.



эмне? эмнелер? деген суроого жооп берген сөздөр	Сүйлөм

101-  
сабак

## МАКАЛ ДЕГЕН ЭМНЕ?

Макал – адамдардың турмуш тиричилигинен алынган. Аларды жаштарга үлгү болсун деп чыгарган. Макалдар кыска болот, көбүнчө уйкашып турат. Адамдарды тарбиялоо максатында айтылат. Анын тарбиялык мааниси өтө чоң.

Анда эмесе биз да макал айтышып көрөлү.



1-окуучу: Аганы көрүп ини өсөт, эжени көрүп синди өсөт.

2-окуучу: Ақыл – жаштан, асыл – таштан.

1-окуучу: Билимдүү зор, билими жок кор.

2-окуучу: Билими күчтүү минди жыгат, билеги жоон бирди жыгат.

1-окуучу: Жети өлчөп бир кес.

2-окуучу: Жигитке кырк өнөр аз.

1-окуучу: Карынын кебин капка сал.

2-окуучу: Кары келсе ашқа, жаш келсе ишке.

1-окуучу: Ақылдуу бала – элпек, ақылсыз бала – тентек.

2-окуучу: Жакшы окуучу мектепке шашат, жаман окуучу мектептен качан.

1-окуучу: Жакшыга жанаш, жамандан адаш.

2-окуучу: Жакшы атка бир камчы, жаман атка мин, камчы.

Макал айтышууну уланткыла.



## Суроолорго жооп бер


1. Макал эмнеге үйрөтөт?
2. Өзүң макал айтып, маанисин чечмелे.
3. Өз алдыңча макал ойлоп тап.

### Табышмакты тап:

Ачыштырам көзүндү,  
Аппак кылам бетинди.



Сырты жаргак менен капталган,  
Ичине кызыл карагаттар сакталган.



Кабат-кабат кийинген,  
Жамғыр жааса сүйүнгөн.



## ДОСТОРУНДУН ЖОРУКТАРЫНАН

### Аквариумдагы суу

Апасы Асандан сурады:

– Асан, аквариумга жаңы суу күйдүнбу?

Анда Асан мындай дептир:

– Жок, апа, балыктар мурдагы суну ичиp түгөтө элек....

### Чымчык

- Эмнеге ыйлап отурасың, садагасы – деди кызынан апасы.
- Апа, чымчык салган торчону тазалагам. Анан чымчык кайда кеткенин таппай калдым?...
- А аны кантип тазаладың эле?...
- Чаң соргуч менен...

Өзүндө да ушундай кызықтуу окуялар болгонбу?

102-  
сабак

## БӨЛҮМ БОЮНЧА КАЙТАЛОО

«Ооба, жок» оюну.

1. Сенин эне тилиң кыргыз тили.
2. Төмөндөгү сөздөр карама-каршы сөздөрбү?
- Ширин-таттуу, жылуу-ысык, суук-муздак.
3. Манастын атасы Жакып.

4.



Бул ким?



Бул кимдер?

5.



Бул эмне?



Бул эмнелер?

Кроссвордду чечмелө.

1. Жумшак эмес.

2. Балчы текстиндеги баланын аты.

3.




4. Манастын апасы.

5. Жаман сөзүнүн карама-каршы мааниси.

6. Жардам текстиндеги кыздын аты.

7. Жүгүр сөзүнүн окшош мааниси.



103-  
сабакVI БӨЛҮМ. ИЛИМ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯ  
БИЛИМ – ТҮГӨНГҮС БАЙЛЫК

Бир кишинин эки баласы бар эле. Атасы улуу баласын жакшы көргөндүктөн, энчинин баарын улуу баласына бермек болду. Энеси: «Энчини экөөнө төң бөлүп берели», – деп кенеш салды. Күйөөсү аялынын акылын укпады. Аялы таарынып, чийдин түбүндө ыйлап отурду.

Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу аялды көрүп:

– Эмнеге ыйлап жатасың? – деп сурады. Жолоочу окуянын жайын түшүнгөн сон, аялга айтты:

– Сиз ыйлабаңыз, андан көрө кичүү балаңызды окууга жибериниз. Билим-түгөнбөс байлык. Атанын дөөлөтү колдун кириндей, бат эле жоголот.

Аял жолоочунун сөзүнө макул болду да, баласын алыскы жерге окууга жиберди.

Бала көп жылы тырышып окуп, түрдүү сонун өнөр үйрөнүп, абдан бай болду.

Агасы атасынан калган байлыкка мас болуп жүрүп, өнөрдөн куру кол калды. Атасынан калган байлык тез эле түгөдү. Аябай жарды болуп калган агасы инисине жардам сурал келди.



## Суроолорго жооп бер

1. Билим менен байлыктын айырмасы эмнеде деп ойлойсун?
2. Балдардын апасы эмне үчүн капа болду?
3. Атанын ордунда болсоң эмне кылмак элең?
4. Түшүнүгүндү сүйлөп бер.



## Макалды жаттап, маанисин чечмелө

Илим – окуу булагы, билим өмүр чырагы.

Илим өмүрсүз болбойт, күш канатсыз болбойт.



Окуянын каерде болгонун, адамдын, буюмдун каерде тургандыгын билиш үчүн **кайда?** **каерде?** деген суроолорду беребиз.

## Кимдер кайда укташат?

Мамалактар кайда?  
Токайдогу **чээнде.**



Каз-өрдөктүн балдарычы?  
Көк ирим суу **жээгинде.**



Кичинекей кенгурулар,  
**Чөнтөктөрдө** укташат.



Көпөлөктөр көнүп калган,  
**Жалбыракка** жашынып.



Кыр-кыр этип бала мышык,  
Жумшак жаздык **үстүндө.**



Ойноймун деп сен алардын,  
Уйкуларын бузбагын.  
Кана балам, бүттү жомок,  
Эми сен да уктағын.



Кара менен жазылган сөздөргө суроо бер.



## Суроолорго жооп бер

1. Сен каерде уктайсың?
2. Билимди каерде аласың?
3. Досторуң менен кайда ойнойсун?

104-  
сабак

## НАН КАЙДАН КЕЛЕТ?

### (Орус эл жомогу)

Бир күнү абышка токойдон карышкырга жолугат. Ага нан берет. Карышкырга нан абдан жагып калат.

**Карышкыр:** – Нанды кантип жасайт? Мага үйрөтчү.

**Абышка:** – Алгач жер айдалат.

**Карышкыр:** – Анан жесе болобу?

**Абышка:** – Жок. Андан кийин жер тегизделет.

**Карышкыр:** – Анан жесе болобу?

**Абышка:** – Жок. Андан кийин жерге семирткич салынат.



Анан үрөн себилет. Буудай чыкканча күтүп турабыз. Анан буудайды оруп, жанчыйбыз. Жанчылган буудай тегирменге жеткирилет. Буудай ун болот. Ундан камыр жуурулуп, нан бышырылат. Анан гана нанды жесе болот.

**Карышкыр:** – Мунун жумушу көп турат. Нансыз жашап келгем. Нансыз жашай да берем, – деп кетип калган экен.



### Суроолорго жооп бер

1. Сага жомок жактыбы?
2. Абышка каерде карышкырга жолугат?
3. Карышкыр эмне үчүн нансыз жашайм деди?
4. Ар күнү жеген наныбыз кандай болуп жасаларын айтып бер.



### Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Эмгек менен тапкан наның таттуу болот.

Бата менен эл көгөрөт,  
Жамгыр менен жер көгөрөт.

Эмгекчинин наны таттуу,  
Жалкоонун жаны таттуу.

Жомоктон кайда? каерге? деген суроолорго жооп берген сүйлөмдөрдү таап оку.

**Улгү:** Буудай каерге эгилет?

105-  
сабак

## ТАҢҚЫ НУР



Караңғыны качырган,  
Аппак танды аттырган.  
Берекелүү жериме,  
Бермет болуп чачылган.

Жаралганга жан берген,  
Дасторконго нан берген.  
Ден соолукту чың кылышп,  
Демибизге дем берген.

Жүзүбүзгө нур берген,  
Ақындарга ыр берген.  
Сулуулаган баарысын,  
Сулуу таңдан нур келген.

Гүлмира Рысбаева



## Суроолорго жооп бер

1. Күндүн нурунун табиятка кандай пайдасы бар?
2. Таңдагы нурду көргөнсүңбү?
3. Үрды жаттап, көркөм айт.

106-  
сабак

## ОКУУ МЕНЕН БИЛИМ ЖӨНҮНДӨ

Окуу, ақыл-эс караңғы түндөгү жарыкка окшойт. Ал эми билимди ошол жарыктан тарай турган нур десе болот. Окуу кут-берекеге, билим даңкка бөлөйт. Ушул эки касиети бар адам улуу инсандардын катарынан орун алат. Сен муну көнүлүңө бекем түйүп ал. Буга ишенбесен, шек санасан, көзүндү чоңураак ач. Мага даанышмандардын мына мындай үлгүлүү сөзү жакшы маалым: «Билимдүү адам өз билиминин артынан жамандык менен бактысыздыктардан аман калат».

Жусуп Баласагын



## Суроолорго жооп бер

1. Текст эмне жөнүндө экен?
2. Бабабыз бизге кандай үгүт-насааттарын берип жатат?
3. Таңкы нур менен билимден тараган нурдун айырмасы эмнеде?

### ТИЛИБИЗДИ ЖАТЫҚТЫРАБЫЗ

Ак улактын кулагын кара,  
Ак улактын кулагы – кара.  
Кулагы кара ак улак,  
Караны кайдан тапты бу чунак?



Заттын өңү-түсүн, сапатын, даамын, формасын, көлөмүн билдирген сөздөр **кандай?** деген суроого жооп берет.

Өң-тұс	сапат	даам	форма
жашыл	жакшы	таттуу	тоголок
кызыл	сылық	кычкыл	сүйрү
ак	катуу	туздуу	ири

Суроолорго жооп бер.



Ат кандай?      Короз кандай?      Күн желеси кандай?

Макалдагы түшүп калған кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү таап, толуктап оку.

- ... бала – тил алчаак,
- ... бала – уялчаак.
- ... бала – эмгек,
- ... бала – тентек.

Сен деген ... – сөз,

Сиз деген – ... сөз.

- ... аба жуткуң келсе, эрте тур,
- ... өмүр сүргүң келсе, эмгек кыл.

107-  
сабак

## КОСМОНАВТ БОЛГУМ КЕЛЕТ

Эркинбектин тиши катуу ооруп калды. Атасы аны дарыгерге алып келди. Дарыгер Эркинбектин тиштерин көрүп жатып:

- Чоңойсоң ким болосун? – деп сурады.
- Космонавт болгум келет, – деди Эркинбек.
- Эгер космонавт болгунүү келсе, мына бул отургучка отур—деди. Бул сөздү укканда тишинин оорусу басылгансып калды. Дарыгер жалпак темирди буту менен басып койду эле, Эркинбек отурган отургуч жогору көтөрүлүп кетти. «Мени учууга үйрөтүп жаткан турбайбы» – деди ичинен.

– Космонавт болгунүү келеби? Анда тишинди текшерт, ансыз космонавттын катарына албайт – деди дарыгер.

Эркинбек акырын оозун ачты. Тишин чукулап жатканда, Эркинбек тыбырчылап жиберди.

– Ого-о, тишинди күрт жеп бараткан тура. Муну айыктырбаса эч качан космонавт болбойсун. Космонавт болуу үчүн тиштеринди айыктыруу керек. Ошондуктан ар дайым тиштеринди жууп, таза карма. – деди дарыгер.



Жаки Таштемиров



### Суроолорго жооп бер

1. Эркинбек ким болгусу келет экен?
2. Космонавт болуу үчүн эмнелерге көнүл бурабыз?
3. Сен келечекте ким болгунүү келет?
4. Текстти сахналаштыргыла.



### Макалды жаттап, маанисин чечмелөө


Ар бир кесип – ардактуу.

108-  
сабак

## КОСМОНАВТ

Ай-ааламды кыдырган,  
Болсом деймин космонавт.  
Марска учуп барууга,  
Эл алдында берип ант.

Айга барып консом дейм,  
Айдын сырын билсем дейм.  
Жылдыздарды эсептеп,  
Желегимди койсом дейм.



## Суроолорго жооп бер

1. Бала космонавт болсом эмне кыламын дейт?
2. Ант кандай учурда берилет?
3. Досун желешибизди кайсы жерге коюуну каалайт экен?

**Досторундун жоруктарынан.**

### АЙДЫН БАЛАСЫ

Эшикке чыгып күлүмсүрөйт,  
Канатбектин бабасы.  
– Бери чыкчы тентек чүрпөм,  
Ай тууптун карачы!  
– Көрсөт ата, кана айдын  
Кичинекей баласы?



Тураг Кожомбердиев

109-  
сабак

## КОМПЬЮТЕР ЖӨНҮНДӨ БИЛЕСИНГИ?

Компьютер деген әмнө? Компьютер адамга караганда өтө тез эсептөө жүргүзгөн электрондук түзүлүш. Алгачкы компьютер өтө чоң болгон. Бир бөлмөнү толук ээлеген. Азыркы биз колдонгон компьютер ыңгайлуу. Компьютерде мультфильмди жаратса болот.

Ал гана әмес музыка жазып алынат. Компьютер басма ишинде да колдонулат. Силер окуп жаткан китептердеги баардық жазуулар компьютерде терилет. Бүгүнкү илим менен техниканы компьютерсиз элестетүү кыйын.

Компьютер баардық тармактарда кеңири колдонулат.

Чет өлкө менен да компьютердин жардамында интернет аркылуу тез эле байланыша алышат.

Бирок компьютердин зыяндуу жактары да бар.

Компьютерде көпкө отуруу эң биринчи көзгө зыян. Ошондой эле сөөктөрдүн бүкрөйүшүнө алып келет. Ошондуктан компьютерден, телефондон этияттык менен пайдаланыла.



### Суроолорго жооп бер

1. Компьютерде кандай жумуштар аткарылат?
2. Сен да компьютерде иштей аласыңбы?
3. Компьютердин кандай зыяндуу жактары бар экен?

### ТАП, ТАП ТАБЫШМАК

Баардық нерсеге жетик,  
Мээси күчтүү тетик.  
Ал аркылуу сүйлөшүп,  
Чет элге да жетип.



**!** Заттын санын, эсебин билдирген сөздөр **канча?** **нече?** деген суроолорго жооп берет. Мисалы: **он,** **отуз,** **жети,** **кырк,** **минч.**

Канча? деген суроого сүрөттүн негизинде жооп бер.



## ЭСЕП САБАГЫ

Кагаз, калем албай туруп,  
Эсептейли, табалы.  
Бир дептерде 24 бет,  
Анын канча барагы.



Беш козуга беш козуну,  
Кошо билет бүт баары.  
Бирок анын канча болот,  
Кулактары, буттары?



Эгер болсо 50 тиши,  
Колундагы таракта.  
5 таракта канча тиштин,  
Болоорун айт заматта.



Жакыпбек Абылдаев



## Суроолорго жооп бер

1. Дептердин канча барагы бар?
2. Он козунун канча кулактары жана канча буттары бар?
3. Беш таракта канча тиш бар?

110-  
сабак

## КОМПЬЮТЕР

Компьютерим бар менин  
Атам берген белекке.  
Тамгаларды үйрөндүм,  
Жарап жатат керекке.

Ката кетсе жазуумдан,  
Кыйналбастан ондоймун.  
«Чычкан» менен башкарып,  
Кээде оюн ойноймун.

Монитордон көрүнөт  
Жазгандарым жаркырап,  
Чыгаруучу кагазга  
Принтер деп айтылат.

Иштей билсөң компьютер,  
Көп иштерди аткарат.  
Процессор -мээсине,  
Эмне жазсаң сакталат.

Сулайман Рысбаев



## Суроолорго жооп бер

1. Сен компьютерде иштеп көрдүң беле?
2. Компьютердин кандай бөлүктөрү бар э肯?
3. Алар кандай кызматтарды аткарат?
4. Ырды жаттап ал.



6 жашка чейинки балдар бир күнде 10-15 мүнөт гана компьютерде отуруш керек. 7-8 жаштагы балдарга күнүнө 30-40 мүнөттөн компьютер колдонууга болот.

## БАЗАРДАГЫ МАТЕМАТИКА САБАГЫ



Окуучу базарга келип, сатуучудан:

- Байке, 1 кило алма, 2 кило апельсин, 2 кило помидор, 4 кило мандарин бардыгы болуп канча турат? – деп сурап калды.
- Иним, сен мынча жүктү көтөрө албайсында, – деп, окуучуга суроолуу карады сатуучу.
- Мен аларды сатып алайын деп жаткан жерим жок, бул менин математика сабагынан берилген үй тапшырмам. Сиз мага болгону баары канча сом болорун гана айтып коюңузчу, – деген экен окуучу анда.



### Суроолорго жооп бер

1. Тексттеги канча? деген суроого жооп берген сөздөрдү айтып бер.
2. Сен да базарда соода кылгансыңбы?



Бала ар бир жемиштен канча килограммдан алмакчы болду?

111-  
сабак

## ИНТЕРНЕТ ДЕГЕН ЭМНЕ? (мугалим окуп берет)

Интернет – бул компьютердик тармактардын бүткүл дүйнөлүк системасы. Ал алысты жакын кылат. Интернет – эл аралық тармак дегенди түшүндүрөт. Интернетти туура пайдалансаң сага жакын дос жана мугалиминүү болот. Ошондой эле өзүң каалаган суроого жооп таба аласың.

Биз чет өлкөдөгү жакындарыбыз менен кат жазышып, ал гана эмес бет мандай отуруп баарлаша алабыз.



### Суроолорго жооп бер

1. Интернет жөнүндө түшүндүңбү?
2. Эмне үчүн ал сага дос жана мугалиминүү болот экен?
3. Интернет аркылуу сүйлөшкөнсүңбү?
4. Интернеттин зыяндуу жактарын билесинүбى?



Иретти билдирген сөздөргө **канчанчы? неченчи?** деген суроолор берилет. Мисалы: жетинчи, онунчу, он жетинчи. Мен биринчи класста окуйм.

Диалогду оку. канча? нече? канчанчы? неченчи? деген суроого жооп берген сөздөрдү тап.

Айжамал: – Данияр, сен канча жаштасын?

Данияр: – Мен жети жаштамын.

Айжамал: – Данияр, сен канчанчы класста окуйсун?

Данияр: – Мен биринчи класста окуймун. А, сен

Айжамал канчанчы класста окуйсун?

Айжамал: – Мен дагы биринчи класста окуймун.



Көп чекиттин ордуна канча? нече? канчанчы? неченчи? деген суроого жооп берген сөздөрдү таап оку.

Биздин класста ... партада жана ... отургуч бар. Дубалда ... сүрөт илинип турат. Мен ... катарда отурам. Байкем шаарда ... үйдүн ... батиринде жашайт.



### «Ким канчанчы?» оюну

Балдарга ат кой. Боюна карап тиз.



112-  
сабак

## ИНТЕРНЕТ

Кыдырамын күнүгө,  
Булун-бурчун дүйнөнүн.  
Балдар менен достошом,  
Бирок өзүм үйдөмүн,

Калдыңарбы кызыгып,  
Мунун сырын билем деп.  
Техника заманбап,  
Анын – аты Интернет.

Бардык жерден заматта,  
Жаңылыкты угамын.  
Жер тыңшаган Маамыттай,  
Бирок үйдө туралмын.

Абзий Кыдыров



## Суроолорго жооп бер

1. Үр сага жактыбы?
2. Үйдө туруп кантип жаңылыктарды угуп алууга болот?
3. Интернеттен туура пайдаланууну үйрөн.

## ТИЛИБИЗДИ ЖАТЫКТЫРАБЫЗ

Беш кашка кой,  
Бешөө беш башка кой.

113-  
сабак



## МЕНИН ДОСТОРУМ



### Суроолорго жооп бер

1. Сүрөттө кимдерди көрүп жатасың?
2. Өзбекстанда жашаган кандай улуттарды билесин?
3. Башка улуттан досторун барбы?
4. Алар менен кантитп байланышасың?



### Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Жұз сомуң болгончо,  
Жұз досуң болсун.

Дос кыйынчылыкта билинет.

Балдары Өзбекстандын,  
Тынчтыкта кол кармашат.  
Бири-бирине жардамдашып,  
Бир туугандай жашашат.



Заттын кыймыл-аракетин билдирген сөздөр **эмне** кылды? **эмне** кылат? **эмне** кылып жатат? деген суроолорго жооп берет.

**Мисалы:** бийледи, чуркады, жазып жатат, иштеп жатат.




Сүрөттүн негизинде **эмне** кылып жатат? **эмне** кылды? **эмне** кылат? деген суроолорго берген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түз.



114-  
сабак

## «РОБОТ» ДЕГЕН ЭМНЕ? (Мугалим окуп берет)

Эми дагы бир кызыктуу нерсе тууралуу ангемелешели. Балдар, билесиңерби, «Робот» деген эмне? Эмесе, сөз ошол жөнүндө болсун. Адам баласы жумушсуз жашай албайт. Иштебей токтоп калганда адам баласы өзүнүн жашоосун токтотот. Көзгө көрүнгөн жумуштун баары кол, буттун жардамы менен бүтөт. Бирок иш куралдары болбосо иштин баары бүтө бербейт. Күч жумшабай эле, акыл менен көп ишти аткарууну кыялданып келген. Акырында адамдар роботту ойлоп табышты. Биз ошол роботтордун кандайча пайда болгонуна токтоло кетели. Адамда эки кол, эки бут болсо, роботко ал жетишсиз болот, ага көп кол, көп бут керек. Ошентип окумуштуулар, адегенде, алты буттуу «Шама» деген роботту ойлоп чыгарышкан. Андан көп узабай Ташкент шаарынан пахта терүүчү комбайн жасалып чыккан. Ошентип, дөңгөлөктүү роботтор жарагат. Робот адам баласынын турмушуна сүңгүп кирип, жеке гана кол менен буттун кызматын аткарбастан, көрүү, угуу органдарынын кызматын да аткара башташат. Бүгүнкү күндө роботтор өркүндөтүлүп,



жылдыздарды изилдеген аппараттар жарапган. Азыр роботтор ыр жазат, ал тургай, обон чыгарып, ырдайт. Чөнтөк телефондорунун түрлөрүн айтпай эле коёлу.

Арыстан Ашыракунов



## Суроолорго жооп бер

1. Адамдар оор жумушун жеңилдетиш үчүн кандай амалдарды ойлошкон экен?
2. Робот деген эмне экен, ал кантеп пайда болуптур?
3. Робот менен эмне жумуштарды аткарууга болорун билдиңерби?
4. Силер эсеп чыгаргыч калькуляторлорду кандай максатта колдоносуңар? Айтып бергиле.



## Макалды жаттап, маанисин чечмелे

Ақылдуу баштын алтымыш колу бар.

Ақыл жаш тандабайт, баш тандайт.

Адам билбegen нерседен гана коркот.



Мээрим эмне қылат?



Белек эмне қылат?

115-  
сабак

## МУЛЬТИФИЛЬМ

Сыналғыдан биз бүгүн,  
 Көрдүк кызық мультфильм.  
 Алдап кетти аюну,  
 Амалын көр, тұлқунүн.



Акула сөз сүйлөдү,  
 А коёндор бийледи.  
 Качышкан жок, корккон жок,  
 Карышкыр да тийбеди.



Айбанаттар бири-бирин,  
 Аяшарын билгинин.  
 Кыял-ойду эргитип,  
 Кызық тура ... мультфильм.

Байтемир Асаналиев



## Суроолорго жооп бер

1. Сага кандай мультфильмдер жагат?
2. Кайсы мультфильмди жакшы көрөсүң?
3. Ырда балдар кандай мультфильмдерди көрүштү?

Эмне кылды? деген суроого жооп бер.

## Күндөлүгүм жанымда экен...

Классыбыздагы Асан деген баланы агай доскага чакырды. Ал жакшы жооп бере албай койду.

- Отур, күндөлүгүндү алып кел, – деди агай.
- Үйдө калыптыр, – деп жооп берди Асан.
- Асанга бүгүн «4» коёлу, – деди мугалим.
- Күндөлүгүм үйдө эмес, жанымда экен, агай! – деп Асан күндөлүгүн алып чуркады. Ошондо баарыбыз күлдүк.



### Суроолорго жооп бер

1. Агай кимди доскага чакырды?
2. Ал кандай жооп берди?
3. Асандын күндөлүгү кайда калыптыр?
4. Мугалим кандай баа койду?
5. Асан эмне деп чуркады?

### Досторундуң жоруктарынан

Сабакта бир кулагын басып отурган окуучудан мугалим:

- Суранов, эмне үчүн сол кулагынды басып отурасың?
- Айткандарыныз оң кулагымдан кирип, сол кулагымдан чыгып кетпеши үчүн.

116-  
сабак1-ИЮНЬ – БАЛДАРДЫ КОРГОО  
КҮНҮ

Ар бир бала өз ата-энеси..... мээриминде болуп өссө бактылуу болот эмеспи. Бирок турмушта мындай бакыт бардык эле балага берилбейт турбайбы.

Биз өзүбүз..... айланабызды карайлышы. Кээ бир бала.....апасы, кээ бирөө..... атасы жок. Ал тургай атасы да, энеси да жок өсүп жаткандар да бар. Аларды жакын туугандары багып алышат, же болбосо балдар үйлөрүндө чоңоюшат. Мамлекет аларды тамак-аш, кийим-кече менен камсыз кылат. Билим, тарбия берип, турмушка даярдайт. Жөнөкөй адамдар да балдар үйүнө кайрымдуулук кылышып, акчалай жардам берип турушат. Окуу куралдарын, оюнчуктарды сатып беришет. Ата-энеси жок балдар эч нерседен кем болбой жашашсын деп күнүмдүк керек нерселерди жеткиришет.

Мамлекет да, курчап турган боорукер адамдар да мындай балдарды коргоого алышат. Балдар..... келечеги кең болушун каалашат.

**Колдонулуучу сөздөр:** -дүн, -дын, -нүн, -нин, -нын



## Суроолорго жооп бер

- Эмне үчүн «1-июнь – балдарды коргоо күнү» деп аталат экен?
- Кимдер балдар үйүндө тарбияланышат?
- Балдарга кандай камкордук көрүлөт?
- Түшүп калган мүчөлөрдү улап текстти оку.



117-  
сабак

## КИМДИН УУЛУ БОЛДУ ЭКЕН?

Колу-буту кирдебейт,  
 Кеп сурасаң сүрдөбөйт.  
 Төгүп-чачпай тамакты,  
 Тартип менен ичип-жейт.  
 Көчө жарып бакырбайт,  
 Көрүнгөндү чакырбайт.  
 Топуракка оонабайт,  
 Тентектикти ойлобойт.  
 Ушул биздин көчөдөн,  
 Жолуктурам аны мен.  
 Таза жүргөн адептүү,  
 Кимдин уулу болду экен?



Нуржамал Жетикашхаева



## Суроолорго жооп бер

1. Үрда кандай бала сүрөттөлгөн?
2. Силердин мектебиндерде да ушундай окуучулар барбы?
3. Үрдын баштапкы 8 сабын жаттап ал.

## Досторундун жоруктарынан

## Оорубайт

— Мурат, балка менен ойнобо. Колунду чаап аласын? - деп эскертет атасы.

Анда баласы минет:

— Меники оорубайт, ата.

Мен чапканда, мыкты

Айша кармап турат.



118-  
сабак

## ТАП, ТАП ТАБЫШМАК

Желими жок, мығы жок,  
 Чебер уста жасаган.  
 Ал кандай жай, төрт мезгил,  
 Ата бабаң жасаган.




Калпты кошпой чын айткан,  
 Жашырбастан сыр айткан.  
 Сенден эч бир тажабайт,  
 Мин сурасаң, мин айткан.



Уккулуктуу сайраган,  
 Жай айында жайлаган.  
 Кыш болгондо кетет да,  
 Жазында келет кайрадан.



Карасаң өңүн жакындап,  
 Кадимки эле чычкан.  
 Карапы кирген кезинде,  
 Канаттуу болот учкан.



Ага жайып китебин,  
 Далярдашат сабагын.  
 Төрт буту бар болсо да,  
 Бир шилтебейт кадамын.



119-  
сабак

## ЭЛЕКТРДИН КУБАТЫ


Кеч киргенде жарк этип,  
Жарық кылат үйүндү.  
Элестете албайсың,  
Ансыз өткөн күнүндү.



Чан соргучун зуулдап,  
Муздаткычың зыңылдап  
Бурап телевизорду,  
Отурасың кымылдап.



Үтүк менен ар убак,  
Үтүктөйсүң кийминди.  
Электрдин ишине,  
Көөнүң далай сүйүндү.



Билдинби анын кубаты,  
Бүт өлкөгө жетерин.  
Бирок эстей жүр дайым,  
Өрт да чыгып кетерин.



«Байчечекей» журналынан



## Суроолорго жооп бер

1. Токко урунуп алба! Абайла!
2. Электр буюмдарын колдонууда кандайча этият болуу керек? Айтып бер.
3. Кандай учурда өрт чыгышы мүмкүн?

Үрдан качан? деген суроого жооп берген сөздөрдү таап, айтып бер.

M	у	з	д	А	т	к	ы	ч
---	---	---	---	---	---	---	---	---



Заттын кыймыл-аракетти аткарган убактысын билүү  
үчүн **качан?** деген суроо беребиз.

Мисалы: Апам **эрте менен** сүт бышырды. Мен  
**кийинки жылы** жайлоого барам.

Сүрөткө карап качан? деген суроого жооп бер.



## СҮРӨТТҮҮ ДИКТАНТ



Сүрөттүн негизинде чакан аңгеме тұз.

## ЭЛЕКТР ТОГУН ҮНӨМДӨЙБҮЗ!



### Суроолорго жооп бер

1. Электр тогун кантип үнөмдөө керек?
2. Сен кантип үнөмдөйсүң?
3. Телевизорду, үйдүн лампасын тынымсыз иштетүүгө болобу?



### ЭСИҢЕ САКТА!

Электр буюмдарын колдонууда чондордун көзөмөлүндө бол. Эч ким жокто өз алдыңча иштетүүгө аракет кылба.

Үйдөн чыгарда үтүк, телевизор, компьютер жана башка электр буюмдарын өчүрүүнү унутпа, өрт чыгышы мүмкүн.

Электр буюмдарын абайлап өчүр. Эч качан суу колуң менен кармаба. Анткени колуң суу болсо ток урат. **Электр тогун этияппат колдон!**

120-  
сабак

## ОЮБУЗ ДА, БОЮБУЗ ДА ТЕЗ ӨССҮН!

Көптү билип, көптү үйрөнүш үчүн, албетте, ар нерсеге дилгир, байкагыч болуш керек. Буга сипер окуган китептер, журналдар көп жардам берет. Эстеп, көңүлгө тутуп калууга аракеттенүү зарыл.

Ал эми адам жалаң гана жан дүйнөсү эмес, ден соолугунун чың, дene боюнун чымыр болушун унутпоого тишиш. Аны бала чактан баштоо керек. Эрте туруп, муздак сууга жуунуп, дene кыймылдарын жасоо милдет. Ошондо гана жан-дүйнөбүзгө шайкеш сак саламаттуу адам боло алабыз. Оюбуз менен боюбуз тез өсөт. Кандай сонун!

«Байчечекей» журналынан

### КУМУРСКА

Мен жолдун четине отуруп калдым. Чоң сары кумурска менин өтүгүмө оңой эле чыгып кетти. Ал бийиктен эки жагын карады. Аナン акырын жерге түштү. Кумурска бат-баттан жолдун аркы четине өттү. Мен аны карап турдум. Мына, ал дүмүрдүн жанына келип токтоду. Дүмүрдүн бир жагы жалтырап, сыйгалак болчу. Экинчи жагы өңгүл-дөңгүл экен. Кумурска ошол жагы менен чыгып жөнөдү. Анын ар бир жасаган аракетин көрүп туруп, мен да ойлонуп калдым. Демек ийгиликке жетишүү үчүн ар дайым алдыга умтулуу керек. Жолундан чыккан кандай тоскоолдук болбосун аны жеңе билүүгө аракет кыл.

Сулайман Рысбаев




### Суроолорго жооп бер

1. Көптү билип, көптү үйрөнүү үчүн дагы эмнелерге көңүл буруу керек?
2. Сен боюң канча экенин билесинбى?
3. Кумурсканын аракетин көрүп, эмнеге ойлонуп калды?
4. Суроолорго жоопту тексттен таап окуп бер.


121-  
сабак

## БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР

1. «Энчини экөөнө тен бөлүп берели» – деген көңешти ким айтты?  
 А) Атасы      Б) жолоочу      В) Апасы
2. Апасы чийдин түбүндө ыйлап отурду. Каерде?  
 деген суроого жооп берген сөздү тап.  
 А) Ыйлап      Б) Чийдин түбүндө      В) Отурду
3. Абышка нан жөнүндө кимге айтып берди?  
 А)       Б)       В) 
4. Сенин апаң кандай?
5. Эркинбек ким болгусу келет?  
 А) доктор      Б) космонавт      В) аскер
6. Компьютер деген эмне?  
 А) электрдик түзүлүш      Б) монитор      В) интернет
7. Канча? деген суроого жооп берген сөздөрдү жаз.
8. Төмөнкү ыр саптары кайсыл ырдан алынган?  
 Ката кетсе жазуумдан,  
 Кыйналбастан ондоймун.  
 «Чычкан» менен башкарып,  
 Кээде оюн ойноймун.  
 А) Компьютер      Б) Интернет      В) Эсеп сабагы
9. Алты буттуу роботтун аты.
10. Эмне кылышп жатат? деген суроого жооп берген сөздөрдү жаз.
11. Ким? деген суроо кимдерге берилет?
12. Эмне деген суроого жооп берген сөздөр.
13. Нерсенин түсүн билдириген сөздөрдү жаз.
14. Бүгүн чоң майрам болду. Качан? деген суроого жооп берген сөздөрдү тап.  
 А) Бүгүн      Б) майрам      В) Болду
15. Сага өзгөчө жаккан чыгарма.

122-  
сабакVII БӨЛҮМ. ЖЫЛДЫҚ КАЙТАЛОО.  
ШҮҮДҮРҮМ

Жаз келди. Күн жылуу. Жаан деле жок болчу. Эртең менен чөптөрдө суунун тамчылары жалтырайт. Бул шүүдүрүм суу кайдан пайда болду? Абаданбы? Ал чын эле абадан пайда болду. Түнкүсүн суук. Жер муздалап калат. Абада дайыма суунун буулары болот. Ал муздак жерге же өсүмдүктөргө тийгендө суунун тамчысына айланат. Шүүдүрүм өсүмдүктөр үчүн пайдалуу. Аны курт-кумурскалар да, канаттуулар да, кескелдириктер да ичет. Шүүдүрүм эртең менен пайда болот.



## Суроолорго жооп бер

1. Шүүдүрүм кантип пайда болду?
2. Сен да эрте менен чөптүн үстүндөгү тамчыларды көргөнсүнбү?
3. Шүүдүрүмдүн пайдасы барбы?
4. Текстти минута боюнча окугула

## Досторундун жоруктарынан

## СЕГИЗ ДӨҢГӨЛӨК

Байкеси Илязды сынамакка мынданай деди:

- «Малибуун» алдында канча дөңгөлөгү бар?
- Эки.
- Артындачы?

- Эки.
- Оң жагындачы?
- Эки...
- Сол жагындачы?
- Сол жагында дагы

ЭКИ...

- Ошондо «Малибуун»  
канча дөңгөлөгү болот?

Анда Иляз ойлонбой  
туруп эле мындай деди:

- Сегиз..!
- Билбейсин. Эмесе, сага да «эки»



### Суроолорго жооп бер

1. Байкеси Илязга эмне үчүн эки койду?
2. А чындығында, «Малибуун» канча дөңгөлөгү бар?

### КАЛПЫЧЫ КАНЫМГҮЛ

Канымгүл быйыл жетиде,  
Жаңы кирген мектепке.  
Тили келбейт эрке өсүп,  
«Й» деп сүйлөйт «Р» десе. Майдум оюп..

Бешиндечи?  
Мысыгым оюп...  
Онундачы?  
Күчүгүм оюп...

Кечээ неге келбедин?  
Бутум оюп...  
Бейшембидечи?  
Майдум оюп..

Айткыла балдар Канымгүлгө,  
Жакшы окусун.  
Калп оорусун,  
Калп айтканын коюп.



### Суроолорго жооп бер

1. Канымгүл кандай кыз экен?
2. Сенин классында да ушундай калп ооруучу окуучулар барбы?
3. Ролдорго бөлүп оку.

## УКМУШТУУДАЙ КОЗУ КАРЫНДАР



Тропиктерде укмуштуудай козу карындар бар. Алар ар кандай түстөгү гүлгө окшош болушат. Кызыл, кара, сары, боз. Формалары да ар кандай. Кызыл козу карындар кубдун формасында, сабагы ичке. Сарылары столдун формасын элестетет. Ал эми учүнчүлөрү жылмакай шар сыйктуу. Алардын өңү капкара. Айрымдары бугунун мүйүзүндөй бутактанып турат. Козу карындар катар-катар болуп өсөт. Алар кызыл, сары, күрөң топчуларга да окшошуп кетет. Бутактарда салаңдаган сары түстүүлөрүнөн ачуу жыт чыгып турат. Чындыгында эле сыйкырдуу көрүнүш!



### Суроолорго жооп бер

1. Козу карындарды көргөнсүнбү?
2. Алардын баарын эле тамак катары иштесе болобу?
3. Козу карындар качан чыгат?

## ЭТИЯТ БОЛ, ӨМҮРҮНДУ САКТА!

### Курч буюмдар

Үйдөгү курч буюмдардан өз алдыңча пайдаланба. Бычак менен ойнобо. Колунду кесип аласың. Ийнени басып алба, байка. Кайчы менен бычакты ар кайсы жерге таштабай ордуна кой.



### Абайла, ысык!

Ысык сууну байкабай төгүп алган учурун болду беле? Чайнектен чай куйганда этият бол! Байка, кайнак сууга дененди күйгүзүп алба!



### Уу заттар

Үйдө ар кандай идиштерде суюктуктар бар. Алардын эмнеге колдонуларын сен азырынча билбейсисиң. Эч качан өзүң билбеген нерселерди, дарыларды оозуңа салба жана жыттап көрбө ууланып калышың мүмкүн.

Уу заттардын аттарын ата.



## Чоочун итке жолобо

Ит бизге көп жардам берет. Бирок, эч качан чоочун итке жакын жолобо, ал сени каап алыши мүмкүн. Эгер ит каап алса, дароо ата-энене айт. Мындай учурда тезинен докторго кайрылуу керек.



## МУНУ БИЛИП АЛ


Бул жаныбар боздойт,  
Ошондуктан төө дейт.  
Муну болсо уй дейт,  
Ал боздобойт, мөөрөйт.

Сазда чардап бакалар,  
Чегирткелер чырылдайт.  
Аары, чымын ызылдайт,  
Балыктан үн угулбайт.

Каркыралар, турналар,  
Көл бетинде кыйкуулайт.  
Балапандар, жәжөлөр,  
Жем талашып, чыйпылдайт.

Аюу, жолборс күрүлдөйт,  
Каз-өрдөктөр каркылдайт.  
Жылан жондо ышкырат,  
Иттер үрүп, арсылдайт.

Булбул, торгой сайрайт,  
Көгүчкөндөр гүүлдөйт.  
Сабак билбес баланын,  
Не дегени билинбейт.



Токтосун Самудинов



## Суроолорго жооп бер

1. Ырда канча жаныбар, күштүн аты аталыптыр? Алардын кайсыларын көргөнсүң?
2. Алардын ар биригинин үн чыгарганын кантып айтат эkenбиз?
3. Сабак билбес бала эмне деп жооп берет экен? Сабакка даярданбай келүү туура бекен?

### ХАМЕЛЕОН



Хамелеон – кескелдириктердин бир түрү. Алар аз кыймылдайт. Бакта бир нече saat жемин күтүп отура берет. Ар кандай коңуздарды, чымындарды жейт. Узун манжалары менен бактан бакка секириүүгө онтойлуу. Алардын эң негизги куралы – жабышкак узун тили. Олжону көргөндө качканга үлгүртпөй тили менен тез кармап алышат. Хамелеондун өзгөчөлүгү – айланачөйрөгө жараша өңүн өзгөртө алгандыгы. Душмандарына көрүнбөй калат.



## Суроолорго жооп бер

1. Хамелеондун негизги куралы әмнене?
2. Анын өзгөчөлүгү әмнеде?
2. Сен да ушундай укмуштар жөнүндө уккансыңбы?

Төмөнкү ырдагы сөздөрдү ажыратып оку.

### ТАҢҚЫ НУР

КАРАҢГЫНЫКАЧЫРГАН,  
АППАКТАНДЫАТТЫРГАН.  
БЕРЕКЕЛҮҮЖЕРИМЕ,  
БЕРМЕТБОЛУПЧАЧЫЛГАН.

### ЖЫЛАНДАР ЭМНЕ МЕНЕН АЗЫКТАНЫШАТ?

Жыландар чоң жаныбарларды да жутуп коё алат. Питондор леопардды, бугуну да жеп коёт. Кичирээк жыландар майда жандыктар менен азыктанат. Көпчүлүгү бакаларды, чычкандарды, чымчыктарды, чегирткелерди жешет.

Кичинекей жыландар кумурскаларды жейт. Америкада кездешүүчү жашыл жыландардын олжосу – жөргөмүштөр, балыктар, чымчыктар. Бирок алар чычкандарды жебейт. Ал эми суу жыландар балыктарды жана бакаларды жейт, курт-кумурскаларга тийишпейт. Жыландар дүйнөсү мына ушундай.





## Суроолорго жооп бер

1. Жыландар жөнүндө эмнелерди билесин?
2. Жыландын пайдалуу жактары да барбы?
3. Жылан үйгө кирип алса кантип чыгаруу мүмкүн?

## АРАЛАШКАН АРИПТЕР

### СГАУКМЫУЗРГААН

Күштан ала өңү бар,  
Чопо идишти бөлүп ал.

(с....., к....)


### КБАУЙРДААКН

Жерди эмне дейт суу ичпес,  
Атты эмне дейт күйүкпөс.

( к...., б.... )

## СҮРӨТТҮҮ ДИКТАНТ





Сүрөттөрдүн негизинде чакан аңгеме тұз.

## КОАЛА



Коала – капчыктуу аюу. Алар Австралияда кездешет. Эң эле жакшынакай, чон, жумшак аюу оюнчугуна окшош. Алар бакка чыгып алыш, эртеден кечке кыймылсыз отура беришет. Күүгүм кире кыймылдай башташат. Устү- башын ондоп-түзөп, тамактанууга киришет. Алардын тамагы – эвкалипттин жаш бутактары. Алар бир суткада бир килограмм жалбырак жешет. Суу ичпейт. Сууну жашыл жалбырактардан алышат. Коала колго бат эле көнөт. Бирок Австралияда аны багуу кыйын. Австралиялыктардын баарынын эле короосунда эвкалипт өсө бербейт. Ошондуктан зоопарктарда да коалалар өтө сейрек кездешет.



## Суроолорго жооп бер

- Сен коала жөнүндө уктуң беле?
- Алар кайсы жерде жашашат экен?
- Коала эмне менен тамактанат?
- Суунун ордуна эмнени жешет?

## КАРЫШКЫР МЕНЕН ТҮЛКУ

Түлкү тамак издел талаада келе жатты. Алдынан эч нерсе чыкпады. Чычкандарды көрүп, аны баса калыш үчүн жүгүрүп барат. Бирок чычкан ийинге кирип кетип, куу түлкү куру калат.

Акыры жолдон аппак куйрукту көрөт. Ошондо түлкүнүн кубанычы койнуна батпайт. Эки жагына элендеп каранды. Эч ким жок экен. Эми куйрукту жалғыз жеймин деп кубанды. Аны сугунмак болуп, «лып» токтоду. «Адам менден да куу эмеспи, кантип эле куйрукту жолго таштасын. Же көчүп бара жатып түшүрүп алдыбы? Оңой менен түшүрбөс, жакшылап карайынчы» деп астын караса, чын эле капкан көрүндү.

Аңгыча карышкыр келе жатыптыр.

– Тұлқу досум, ачқадан өлгөнү жатам. Бирдемен барбы? – деп сурады.

Абдан сонун келдин. Эртеден бери майды аябай жеп, тиги куйрукту әмне қылам деп карап турдум әле, – деди тұлқу.

Карышкыр тұлқүгө ырахмат айтып, куйрукка секиргенде, капкан түмшугунан қыпчыды. Куйрук тетигинде ары ыргып кетти. Тұлқу аны көтөрүп жолуна тұшты. Карышкыр байкуш капканда калды.



## Суроолорго жооп бер

1. Тұлқу кандай жаныбар?
2. Тұлқұнүн куулугун каерден билсе болот?
3. Тұлқүгө окшогон адамдар да барбы?
4. Сен карышкырдың ордунда болсоң әмне қылмак элең?
5. Әмне? деген суроого жооп берген сөздөрдү жомоктон таап айт.

## АТА СӨЗҮН АЗДЕКТЕ

Макалдагы түшүп калған сөздөрдү тап

1. Жер бай болсо, ... да бай,  
Жер ... менен, жакшы эли менен.

2. Элдүү ... ач болбойт.

3. Жаман жолдош ... алдырат,  
Жаман сөз ... алдырат.

4. Жакшы көргөн досунан ...аяган жигитпи.

5.... ашық да, шашып да ичпөө керек.

6. Эмгектин ... таттуу,

Жалкоонун ... таттуу.

7. Адамдын ... гана бактылуу кылат.

8. Эмгек – адамдын ...

9....Менен жер көгөрөт,  
... менен эл көгөрөт.

10. Ачuu - ... ,акыл -...

11. Балаң ... болсо – эл башы,  
... болсо – эл душманы.

12. Оорунун ... жок, дарынын ... жок.

13. ... жүрсөң ... болосун.

## БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР

1. Төмөндөгү сөздөргө тыбыштык талдоо жүргүз.

Сатуучу, таене, таята.

2. Чекиттердин ордуна сөздөрдүн каршы маанилерин кой.

Чоң - .....

коркок - .....

Узун - .....

ысык - .....

Ийри - .....

тоголок - .....

3. Өзүндүн үй-бүлөң жөнүндө айтып бер.

4. Кыргыз алфавитинде канча тамга бар?

5. Кыргыз тилинде канча жоон үндүү тыбыш бар?  
Аларды айтып бер.

6. Коён деген сөздө канча тыбыш бар?

7. Үчүнчү күн – .....
8. Жаңы жыл кайсы мезгилде болот?
9. Төөнүн баласы – .....
10. Бул сүрөттөрдө кандай тыбыштар көп катышкан.



## ЖЫЛДЫН ТӨРТ МЕЗГИЛИ

Жылдын төрт мезгили жөнүндө сүйлөп бер.



### Суроолорго жооп бер

1. Мезгилдердин окшош жактары барбы?
2. Бул мезгилдердин айырмасы эмнеде?
3. Сага кайсыл мезгил жагат?
4. Кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү сүрөттөн таап айт.

*O'quv nashri*

## **ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI**

*(Qirg'iz tilida)*

*2-qism*

Umumiy o'rta ta'lif maktablarining 1-sinfi uchun darslik

*Tұзұучулөр:*

А.Тойчубаева, А. Юнусалиева, А. Зулпихорова,  
Г. Элтүйдиева, М. Куганова

Редактору *Кайратбек Токтобаев*

Сүрөтчүсү *Сайдов Абдувоҳид*

Техникалык редактору *Ақмал Сулайманов*

Көркем редактору *Сарвар Фарманов*

Дизайнер *Иброхим Пулатов*

Корректору *Шерматова Гулзада*

Компьютерде беттеген *Иброхим Пулатов*

Басууга уруксат берилди 02.11.2021. Форматы 60x84 1/8.

Arial гарнитурасы. Кегли 18 шпондуу. Офсеттик ыкмада басылды.

Шарттуу басма табагы 12,1. Эсептик басма табагы 6,71.

Тиражы \_\_\_\_\_. Буюртма № \_\_\_\_.

«YANGIYUL POLIGRAPH SERVICE» ЖЧК басмаканасында басылды.  
112001, Ташкент облусу, Янгиюл району, Самарканд көчөсү, 44.

№	Окуучунун аты-жөнү	Окуу жылы	Окуу китебинин алышынан дагы абалы	Класс жетекчиси-ниң колу	Окуу китебинин тапшырылгандагы абалы	Класс жетекчисинин колу
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

**Окуу китеби ижарага берилип, окуу жылнының аягында кайтарып алышында жогорудагы жадыбал класс жетекчиси тарабынан баалоонун төмөнкү критерийлеринин негизинде тотурулат:**

Жаңы	Окуу китебин пайдаланууга алгачкы жолу берилгендеги абалы.
Жакшы	Мукабасы бүтүн, китеттин негизги бөлүгүнөн ажырабаган. Бардык барактары бар, жыртылбаган, жылбаган, беттеринде жазуу-чийүүлөрү жок.
Канааттан-дырарлуу	Мукабасы эзилген, бир аз чийилип, беттери тытылган, китеттин негизги бөлүгүнөн ажыраган түрү бар, пайдалануучу тарабынан канааттандырарлуу даражада ондолгон. Ажыраган барактары кайра желимделген, айрым беттерине чийилген.
Канааттан-дырарлуу эмес	Мукабасы жыртылган, бетине чийилген, негизги бөлүгүнөн ажыраган же таптакыр жок, канааттандырарлуу даражада ондолбогон. Барактары жыртылган, жетишпейт, сыйып, боёп ташталган. Окуу китебин кайра калыбына келтириүүгө болбойт.